

**И. АРАБАЕВ атындагы  
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ**

**Ж. БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ**

**Диссертациялык кеңеш 13.23.675**

**Кол жазма укугунда  
УДК: 372.857:37.02(575.2)(043.3)**

**САТЫБЕКОВА МАЙРАМКҮЛ АБДЫКУЛОВНА**

**НЕГИЗГИ МЕКТЕПТЕ БИОЛОГИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮ  
МОДЕРНИЗАЦИЯЛООНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ**

13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы  
(биология)

13.00.01 – жалпы педагогика, педагогика жана билим берүүнүн тарыхы

Педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын  
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын

**АВТОРЕФЕРАТЫ**

**Бишкек – 2024**

Диссертациялык иш Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жогорку мектептин педагогикасы кафедрасында аткарылды

- Илимий кеңешчилер:** **Субанова Мейлкан Субановна**, педагогика илимдеринин доктору, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын профессору  
**Асипова Нурбүбү Асаналиевна**, педагогика илимдеринин доктору, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жогорку мектептин педагогикасы кафедрасынын профессору
- Расмий оппоненттер:** **Арбузова Елена Николаевна**, педагогика илимдеринин доктору, Ф. М. Достоевский атындагы Омск мамлекеттик университетинин адаптивдик дене тарбия кафедрасынын доценти  
**Бабаев Дөөлөтбай Бабаевич**, педагогика илимдеринин доктору, Эл аралык Кувейт университетинин педагогика, прикладдык информатика, табият таануу илимдер кафедрасынын профессору  
**Эргашева Гүлрухсор Сурхонидиновна**, педагогика илимдеринин доктору, Низами атындагы Ташкент мамлекеттик педагогикалык университетинин биология жана аны окутуунун методикасы кафедрасынын профессору
- Жетектөөчү мекеме:** Абай атындагы Казак улуттук педагогикалык университетинин табият таануу жана география институтунун биология кафедрасы (050010, Алматы ш., Достук пр., 13).

Диссертация 2024-жылдын 9-октябрында саат 13.00дө И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.23.675 диссертациялык кеңештин жыйынында төмөнкү дарек боюнча жакталат: 720026 Бишкек ш., И. Разаков көчөсү, 51. Онлайн трансляциялоонун идентификациялык коду: <https://vc.vak.kg/b/132-thj-f5m-fjd>

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин (Бишкек ш., И. Разаков көчөсү, 51), Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин (Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 547) илимий китепканаларынан жана диссертациялык кеңештин [www.arabaev.kg/do/kg](http://www.arabaev.kg/do/kg) сайтынан таанышууга болот.

Автореферат 2024-жылдын 6-сентябрында таркатылды.

**Диссертациялык кеңештин  
окумуштуу катчысы,  
педагогика илимдеринин доктору, доцент**

**А.К. Чалданбаева**

## **ИШТИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ**

**Изилдөөнүн темасынын актуалдуулугу.** Коомдогу социалдык - экономикалык өзгөрүүлөр келечек муунду окутуу жана тарбиялоого жаңы милдеттерди коюп келет. Мезгил-мезгили менен билим берүүнүн максатынын, өзгөчө анын мазмунунун, технологияларынын модернизацияланышы билим берүү тармагына мүнөздүү көрүнүш. Анткени, өлкөнүн заманбап социалдык экономикалык, маданий өнүгүү тенденцияларына ылайык жаңыланып турушу билим берүүнүн сапатын камсыз кылуунун бирден-бир мыйзам ченемдүү талабы болуп эсептелет. Бүгүнкү илимий-техникалык прогресс, технологиялык ачылыштар, коомдогу социалдык-маданий карым-катнаштардын өзгөрүүсү билим берүүнүн натыйжасына, өзгөчө негизги мектептеги табигый билимдердин сапатына болгон талаптын өсүүсүн шарттоодо.

Кыргыз Республикасында билим берүүнү 2020 - 2040 жылдарга чейин өнүктүрүү концепциясынын негизги багыты катары “Жаңы муундагы стандарттарды иштеп чыгуу, иштелип чыккан стандарттарга жараша билим берүүнүн мазмунун жана окутуу методикасын жаңылоо” маселеси каралган.

2022 - жылдын 22 - июлунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартында мектептик жалпы билим берүүнүн максаты туруктуу өнүгүүгө жана бардыгы үчүн өмүр бою билим алуу мүмкүнчүлүгүнө керектүү болгон билимдерге жана компетенттүүлүктөргө ээ болуу үчүн окуучуларга сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу зарыл экендиги белгиленген. Бүгүнкү күндө республикада болуп жаткан экономикалык өзгөрүүлөр, граждандык коомдун өнүгүшү билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу талабын коюуда. Мунун себеби өлкөнүн туруктуу өнүгүшү анын адам ресурстарынын калыптанышына жана постиндустриалдуу коомдогу билимге негизделген интегративдүүлүктү талап кылат. Мындай шартта билим алуучу адамдын өзү билим берүү процессинин активдүү катышуучусу болушу керек.

Демек, Кыргызстандын билим берүүсү өсүп келе жаткан жаш муундардан чыгармачылык ишмердүүлүккө жөндөмдүү, ийкемдүү, динамикалуу жаңылыктарга ачык, жогорку мобилдүүлүккө ээ, өзүн өзү таанытууга жөндөмдүү инсандардын калыптанышын демилгелейт. Кыргызстандын 90-жылдардан берки биологиялык билим берүүсүнө профессор М.С. Субанованын салымы зор. Анын илимий изилдөөлөрүндө Кыргызстанда советтик система учурундагы биологиялык билим берүүнүн өнүгүү тарыхы изилденген; Кыргызстандын эгемендүүлүк алган алгачкы жылдарынан тартып биологиялык билим берүүнүн мазмунун аныктоонун конструктивдүү мамилелик дидактикалык негиздери жана ага жараша предметтин инварианттык негизинин түзүлүүсү, ошондой эле, окуучулардын инсандык сапатын өнүктүрүү шартындагы окутуу технологиясын өркүндөтүү жолдору аныкталган.

Ал эми, педагогикалык ЖОЖдо болочок мугалимдердин экологиялык – укуктук маданиятынын калыптанышын М.Ж. Чоров (2003), биология мугалиминин атайын компетенцияларын калыптандыруунун теориялык негиздерин А.К. Чалданбаева (2016) докторлук диссертацияларында изилдешкен. Казакстандык окумуштуулар Ж.Б. Чилдебаев (2014), М.Б.

Аманбаева (2017), А.Д. Майматаева (2017) ж.б., өзбекстандык көрүнүктүү методисттер Г.С. Эргашева (2006), О. Мавлонов (2018), Т. Тиланов (2018) ж. б. биологиялык билим берүүнүн мазмунун жана окутуунун компетенттүү жагдайларын изилдешкен.

Жогоруда айтылгандардан негизги мектепте биологиялык билим берүүнүн илимий методикалык негизи түзүлгөндүгүн далилдейт. Учурда негизги мектепте биологиялык билим берүүнүн мазмунун аныктоого жогоруда белгиленген жалпы тенденциялык процесстерди эске алуу менен төмөнкү талаптарды коет:

- Коомдогу эң жогорку баалуулук катары жарандардын билимдүүлүгү жана интеллекти улуттук баалуулук катары алдыга чыгышы;
- Өмүр бою жүрө турган үзгүлтүксүз билим берүү тенденциясынын күч алышы;
- Жер жүзүндөгү бардык жашоо-тиричиликтин баалуулугун түшүнүү үчүн тирүү жаратылыштын түзүлүшүн – функционалдык, генетикалык негиздерин, жандуу жаратылыштагы бардык организмдердин көбөйүшүн жана өнүгүшүн, экосистемадагы биологиялык ар түрдүүлүктүн, эволюциянын негиздери жөнүндөгү билимдердин системасын өздөштүрүү;
- Экологиялык этика нормаларын жана эрежелерин, мектеп окуучуларына экологиялык тарбиянын негизи катары жандуу жаратылышка жоопкерчиликтүү мамиле кылууну калыптандыруу;
- Генетикалык сабаттуулукту калыптандыруу - сергек жашоо образынын негизи катары адамдын психикалык, физикалык жана моралдык ден соолугун сактоо;
- Окуучулардын инсандыгын өнүктүрүү, биологиялык билимди практикада колдонууга, медицина, айыл чарба, биотехнология, айлана-чөйрөнү сарамжалдуу пайдалануу жана жаратылышты коргоо жаатындагы практикалык иш-чараларга катышууга умтулуу;
- Предметтин мазмунун окутуп үйрөтүү чындыкты таанып билүү багытына ылайык ишмердүүлүк мамилеге багыт алуусу.

Жогоруда белгиленген тенденциялык процесстерди жана илимий жетишкендиктерди эске алуу менен Кыргыз Республикадагы негизги мектептердин окутуу жана тарбиялоо иш тажрыйбаларын анализдөө биологиялык билим берүүнүн мазмунуна жана технологияларына байланыштуу төмөнкүдөй **карама - каршылыктарды** аныктоого мүмкүндүк берди:

- негизги мектепте биологиялык билим берүүнү модернизациялоо зарылдыгы менен бул багытта атайын илимий изилдөөлөрдүн жоктугу ортосунда;
- билим берүү процессинде компетенттүүлүк мамиленин талаптарына ылайык мурдагы социалдык-экономикалык шарттар жана аларды өркүндөтүү зарылдыгы менен шартталган билим берүүнүн мазмунун аныктоодо консерватизмди сактоонун ортосунда;
- жаңы билим берүү технологияларынын тез өнүгүшү менен аларды билим берүү процессинде пайдаланууда жетишсиз илимий-методикалык камсыздалышынын ортосунда;

- жаңы билим берүү стандартынын талаптары менен мектеп биологиясынын предметтик мазмунунун дал келбегендигинин ортосунда;
- биологиянын жогорку интегративдик мүмкүнчүлүктөрү менен аларды билим берүү процессинде ишке ашыруу жолдорунун өнүкпөгөндүгүнүн ортосунда.

Белгиленген карама-каршылыктар биологиялык билим берүүнүн мазмунун модернизациялоону жана дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинин тенденцияларын эске алуу менен окутуу технологиясын өздөштүрүүнү талап кылган проблеманын бар экендигин күбөлөндүрөт. Абдан актуалдуу маселелердин катарына төмөнкүлөр кирет: “Биология” предмети кандай мазмундук жана технологиялык маселелерге жооп бериши керек? Жогоруда белгиленген карама-каршылыктар бүгүнкү негизги мектепте биология предмети дүйнөлүк билим мейкиндигиндеги тенденцияларга жооп бериши үчүн анын илимий негиздерин ишке ашыруу жолдору кандай болушу керек? Биология предмети кандай мазмундук жана технологиялык чакырыктарга жооп берет? Аталган предмет боюнча окуучулардын компетенциялары кандай болот жана аларды кантип калыптандыруу керек? деген сыяктуу көйгөйлөрдү жаратууда.

Белгиленген илимий көйгөйлөр **“Негизги мектепте биологиялык билим берүүнү модернизациялоонун теориясы жана практикасы”** деген теманы тандап алууга өбөлгө болду.

**Диссертациянын темасынын билим берүүчү жана илимий мекемелер жүргүзгөн алгылыктуу илимий багыттары, негизги илимий изилдөө иштери менен байланышы.** Диссертациянын темасы Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жогорку мектептин педагогикасы кафедрасынын илимий изилдөө иштеринин курамына кирет.

**Изилдөөнүн объектиси** – негизги мектепте биологиялык билим берүү системасы.

**Изилдөөнүн предмети** – негизги мектепте биологиялык билим берүүнү предметтик мазмундук жана процессуалдык жактан модернизациялоо.

**Изилдөөнүн максаты** – негизги мектепте биологиялык билим берүүнү предметтик жана процессуалдык жактан заманбап талаптарга ылайык модернизациялоонун илимий-теориялык негиздерин аныктоо, предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү калыптандыруунун педагогикалык шарттарын иштеп чыгуу жана аларды практикага киргизүү.

Изилдөөнүн максатына жетүү үчүн төмөнкү **милдеттер** белгиленди:

1. Негизги мектепте биологиялык билим берүүнүн илимий - теориялык негиздерин жана практикадагы абалын аныктоо, окутуудагы интегративдик жана компетенттүүлүк мамилелерди эске алуу менен модернизациялоо зарылчылыгын жана себептерин ачып көрсөтүү;

2. Негизги мектепте биологиялык билим берүүнү интегративдүүлүк негизде модернизациялоонун жолу катары окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн аныктоо;

3. Кыргыз Республикасында негизги мектепте биологиялык билим берүүнүн мазмунун жаңылоонун жана предметтик компетенттүү

ишмердүүлүктү өнүктүрүүнүн методдорун жана педагогикалык шарттарын иштеп чыгуу;

4. Биологиянын жаңыланган мазмунун, окутуу технологияларын өркүндөтүү аркылуу окуучулардын предметтик окуу мотивациясын жана предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн калыптандыруунун моделин иштеп чыгуу;

5. Биологиянын жаңыланган мазмунун жана педагогикалык шарттарын тажрыйбага киргизүүнү педагогикалык эксперимент аркылуу текшерүү, алардын жыйынтыктарынын негизинде методикалык сунуштарды иштеп чыгуу.

**Изилдөөнүн илимий божомолу.** Негизги мектепте биологиялык билим берүүнүн сапаты жогорулайт, эгерде:

- негизги мектептеги биологиялык билим берүүнүн мазмуну жана анын логикалык структурасы заманбап тенденциялык процесстерге шайкеш келген методологиялык негизде иштелип чыкса;

- негизги мектепте биологиялык билим берүүнүн жаңыланган предметтик мазмунунун концептуалдык негиздери аныкталып, аларды ишке ашыруунун педагогикалык шарттары иштелип чыкса;

- негизги мектепте биология боюнча билим берүү процессинде аталган окуу предметинин интегративдүүлүк мүмкүнчүлүктөрү эске алынган заманбап окутуу технологиялары иштелип чыкса;

- негизги мектепте мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына жана биологиянын предметтик стандартына шайкеш жазылган окуу – методикалык комплекстер илимий жактан негизделип, окуу процессине киргизилсе;

- предметтик жана метакомпетентүүлүктүн негизги фактору болгон окуучулардын универсалдык окуу аракеттерин, предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн калыптандыруунун мотивдери жана жолдору иштелип чыгып, практикага киргизилсе.

**Изилдөөнүн илимий жаңылыгы жана теориялык баалуулугу:**

1. Негизги мектепте биология предмети боюнча билим берүүнүн мазмуну предметтик компетенттүү ишмердүүлүктүн, биологияны окутуунун теориялык жана практикалык концепцияларынын негизинде каралуусу курстун мазмунун системалуулукка, бир бүтүндүүлүккө алып келди. Анын натыйжасында азыркы учурдагы биология предмети жалпы теориялык түшүнүүдөн башталып төрт мазмундук өзөккө карай окуу материалы илимий фактылар, илимий түшүнүктөр, илимий мыйзам ченемдүүлүктөр аркылуу концентрацияланды;

2. Негизги мектепте биологиялык билим берүү системасын модернизациялоонун тарыхый жана илимий - теориялык негиздери аныкталып, биологиялык билим берүүнүн теориядагы жана практикадагы абалы талданды, жетишилген ийгиликтер жана мүнөздүү кемчиликтер аныкталып, алардын пайда болуу себептери ачылып көрсөтүлдү;

3. Кыргыз Республикасында негизги мектепте биологиялык билим берүүнүн мазмунун жаңылоонун жана предметтик компетенттүү

ишмердүүлүктү өнүктүрүүнүн методдору жана педагогикалык шарттары иштелип чыкты;

4. Негизги мектепте биологиянын жаңыланган түзүлүшүнүн, мазмунунун окуучулардын универсалдык окуу аракеттерине жана предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүнө тийгизген оң таасири илимий - методикалык жактан негизделди жана окуучулардын билим алуу мотивациясын, предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү калыптандыруунун моделин жана шарттарын тажрыйбага киргизүү педагогикалык эксперимент аркылуу текшерилип, алардын жыйынтыктарынын негизинде методикалык сунуштар иштелип чыкты;

5. Окуучулардын универсалдык окуу аракеттерин жана предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн калыптандырууга арналган методикалык ыкмалар, каражаттар кыргыз элинин табигый таалим - тарбия тажрыйбасына таянуу менен иштелип чыкты жана алардын натыйжалуулугу экспериментте тастыкталды.

**Алынган натыйжалардын практикалык маанилүүлүгү** жалпы билим берүүчү орто мектептердин биология мугалимдери жана окуучуларынын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн калыптандырууга карата иштелип чыккан жоболор, аны ишке ашыруу технологиялары, окуу нормативдик документтер (“Биология” предметинин стандарты (2022), окуу программасы (2023), окуу материалдар (7-класстар үчүн “Жаныбарлар”, 8-класстар үчүн “Адам жана анын ден соолугу” курстарынын окуу китептери, мугалимдер үчүн окуу методикалык колдонмолор, окуучулар үчүн иш дептерлер) жогорку окуу жайларынын окутуучулары, студенттери жана биология мугалимдеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатуучулар тарабынан натыйжалуу колдонулушу менен аныкталат. Ошондой эле изилдөөнүн жыйынтыктарын орто мектептерде биология предметин окутууда түздөн түз пайдаланса болот.

#### **Диссертациянын коргоого коюлуучу негизги жоболору:**

1. Биологиялык билим берүү табигый илимдердин фундаменталдык тармагы болуп саналат, ал бүткүл жаныбарлар дүйнөсүн өнүктүрүүнүн өлчөмдүүлүгүн чагылдырат, ошондуктан окутуунун мазмуну жана методикасы бүгүнкү күндө модернизациялоого, б.а. анын мазмунун жана окутуунун технологиясын жаңы замандын талаптарына ылайык өркүндөтүүгө муктаж. Заманбап биологиялык билим берүүнү модернизациялоонун теориялык-методологиялык негиздерин жана практикалык жолдорун аныктоодо биз биологиялык илимдин ички түзүлүшүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүнө, билим берүүнүн теориялык жана практикалык аспектилеринин объективдүү өз ара байланышына, ошондой эле окутууга интегративдик жана компетенттүүлүк мамилелерди активдештирүүгө багытталган заманбап технологиялык чакырыктарга таянабыз.

2. Биология предметинин интегративдик мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн калыптандыруу маанилүү дидактикалык милдеттердин бири болуп саналат. Предметтик компетенттүү ишмердүүлүк окуучунун предметтик билимдерине жана аларды ар кандай шарттарда колдоно билүүсүнө негизделген таанып билүү, изилдөөчүлүк жана аткаруучулук жөндөмдөргө ээ болууга багытталган окуучулардын

биргелешкен аракеттеринин системасын билдирет. Билим берүүнүн негизги шарты болуп окуучунун билимди өздөштүрүүсү, ошол үйрөнүп жаткан билим илимдин тарыхый өнүгүү жолу менен бирдикте барышы, ошол эле учурда тиричиликтин мааниси, жер бетиндеги жогорку баалуулугу, уникалдуулугу биосферанын баа жеткис бөлүгү экенин аң - сезимге сиңирүүсү аркылуу аталган механизмдерге байланышкан мотивациялык чөйрөнү түзүү контекстинде билим берүү системасын өздөштүрүүсү саналат.

3. "Биология" предмети боюнча окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн калыптандыруу "предметтик компетенттүүлүк" теориясына негизделген жаңыланган биологиялык билим берүүнүн методдорун жана педагогикалык шарттарын иштеп чыгуу төмөнкү жоболорго негизделет:

- окуу ишмердүүлүгүн аткаруунун бардык учурунда теориялык ой жүгүртүү системасы негизги фактор катары кызмат аткаруусу;

- окутуу мезгилинде аткарылуучу ишмердүүлүктөрдүн айрым механизмдери окуучуга кайтарым таасир этип турушу;

- табигый таанып билүү талабынын өнүгүүсүндөгү инсандагы бирдиктүүлүк жана адекваттуулук принциптеринин бири - бирине дал келүүсү.

4. Изилдөөнүн натыйжасы катары баштапкы биологиялык түшүнүктөр базасы, окуу иш - аракетинин багыттуулук негизи түзүлүп, илимий конкреттүү маңыздуу фактылар аркылуу окуучулардын рефлексивдүү ой жүгүртүүсү калыптанат.

5. Биологияны окутуунун мазмунун модернизациялоого багытталган технологияларды колдонуу, изилдөө учурунда иштелип чыккан калыптандыруучу моделди жана педагогикалык шарттарды билим берүү процессине киргизүү, биология сабагы боюнча өркүндөтүлгөн окуу методикалык комплекстердин педагогикалык эксперимент аркылуу ишке киргизилиши, аталган предмет боюнча компетенттүүлүк, ишмердүүлүк жана интегративдик жагдайларды камсыз кылууга боло тургандыгын көрсөтүү жана коюлган илимий божомолдун негиздүү экендиги далилденди.

#### **Изденүүчүнүн өздүк салымы төмөнкүлөр:**

- Заманбап методологиялык парадигмаларга жана технологиялык жаңыланууларга негизделген биология предметинин мазмуну жана аны жүзөгө ашыруу технологиясы универсалдык окуу аракеттерин жана предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү калыптандырууга багытталган системанын модели түзүлдү;

- Изденүүчү башка авторлор менен биргеликте "Биология" предметинин экинчи жана үчүнчү муундагы стандартын (2017, 2022 жж.), окуу программасын (2018, 2023 жж.) жана 7-класс "Биология. Жаныбарлар", 8-класс "Биология. Адам жана анын ден соолугу" окуу китептерин (автордук укук боюнча Кыргыз патенттин күбөлүгү бар), бул курстар боюнча мугалимдер үчүн методикалык колдонмолор жана окуучулар үчүн иш дептерлери кыргыз жана орус тилинде билим берген орто мектептер үчүн жазылып, республиканын жалпы орто билим берүү мектептеринин практикасында колдонулууда.



- жаңы мазмунга карата тандалган методдордун, ыкмалардын жана педагогикалык стратегиялардын системасы иштелип чыкты;

- негизги мектепте биологиянын түзүлүшүнүн, мазмунунун биологиянын предметтик стандартынын негизинде логикалык ырааттуулукта жаңыланышынын илимий деңгээли жана прикладдык жактан ишке ашыруу жолдору иштелип чыкты. Окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн, окуучулардын билим алуу мотивациясын калыптандырууга арналган эксперимент уюштурулуп, анын натыйжалуулугу тастыкталды.

**Изилдөөнүн натыйжаларынын апробацияланышы жана практикага киргизилиши.**

- жарык көргөн эмгектер (мектепте биологиялык билим берүү боюнча түзүлгөн концепциялар, предметтик стандарттар, окуу программалары, окуу китептери, методикалык колдонмолор, окуучулар үчүн иш дептерлери, сунуштамалар, макалалар, тезистер);

- биология предметинин мазмунун жана технологиясын өнүктүрүү боюнча автордун көп жылдык окутуучулук жана изилдөөчүлүк тажрыйбасы жана 7-класс “Биология. Жаныбарлар”, 8-класс “Биология. Адам жана анын ден соолугу” окуу методикалык комплексинин илимий - педагогикалык, гендердик жана дискриминацияга каршы экспертизалардан өткөрүлүп, республиканын биология мугалимдеринен оң пикирлерине арзышы;

- диссертациянын негизги жоболору Россия, Кыргызстандагы Эл аралык илимий - практикалык конференцияларда, КР ББИ министрлиги уюштурган мугалимдердин август кеңешмесинде (2021-2024 ж.ж.), вебинарларда талкууланышы жана педагогдордун кесиптик чеберчилигин жогорулатуучу курстарында колдоого алынышы;

- биология предмети боюнча окуу - нормативдик документтерин жана окуу куралдарын иштеп чыгууда методикалык жактан өзөктүү маселелерди чечүүгө катышуусу.

**Диссертациянын натыйжаларынын басылып чагылдырылышы.** Изилдөөнүн негизги жыйынтыктары эки окуу китебинде (кыргыз жана орус тилдеринде, авторлош), онго жакын окуу методикалык жана методикалык колдонмолордо, эки предметтик стандартта (авторлош), эки окуу программасында (авторлош), 30га жакын илимий макалада (анын ичинде 15 РИНЦ, эки SCOPUS) басылган.

**Диссертациянын түзүлүшү жана көлөмү.** Коюлган проблеманын логикасына ылайык диссертациялык иш киришүүдөн, төрт главадан, алардан чыккан жыйынтыктардан, корутундудан, адабияттардын 360 тизмесинен жана 6 тиркемелерден турат. Диссертациянын жалпы көлөмү 325 бетти, 21 таблицаны, 22 сүрөттү камтыйт.

## **ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ**

**Киришүүдө** изилдөөгө алынган теманын актуалдуулугу, максаты, милдеттери, илимий жаңылыгы, теориялык жана практикалык баалуулугу, коргоого коюлуучу негизги жоболор, изденүүчүнүн жеке салымы, изилдөөдөн алынган

жыйынтыктардын апробацияланышы жана илимий иштин түзүлүшү боюнча маалыматтар берилди.

**Биринчи глава “Негизги мектепте биологиялык билим берүүнү модернизациялоонун илимий – теориялык негиздери”** деп аталып, изилдөөнүн биринчи жана экинчи милдеттеринин чечилиши б.а. билим берүүнү модернизациялоонун тарыхы жана илимий-методологиялык негиздери мүнөздөлүп, негизги мектепте биологиялык билим берүүнүн мазмунун жаңылоонун жана өнүктүрүүнүн зарылчылыгын көрсөткөн илимий-теориялык көз караштар талдоого алынып, биологиялык билим берүүнү жаңылантуу маселелери, биологиялык билим берүүдө интегративдүүлүк мүмкүнчүлүктөргө таянуу – аталган предмет боюнча билим берүүнү модернизациялоонун негизги багыты катары изилдениши ачыкталды.

XXI кылымдагы дүйнөлүк билим берүү мейкиндигиндеги фактордук деңгээлдеги өзгөрүүлөрдүн ичине: билим берүү мейкиндигинин тездик менен ааламдашуусу, окуучулардын жана окутуучулардын арасындагы кыймылдуулуктун күч алышы, билим берүү тармагынын кескин ааламдашуусу жана интернационалдашуусу, илимий – техникалык прогресстин орто мектептик билим берүүнүн жалпы стратегиясына, мазмунуна жана билим берүү технологияларынын таасирдүүлүгүнүн артышы, маалыматтуулук жана коммуникациялык каражаттардын өсүшү жана инсандын билим алуу мүмкүнчүлүгүнүн артышы ж.б. кирет. Бул факторлор орто мектептик билим берүүнүн бардык компоненттери: стратегиялык багыты, максаты, милдеттери, мазмуну, билим берүү технологиялары жана билимден алынуучу натыйжаларды аныктоо боюнча аракеттерге, илимий жана практикалык күтүүлөргө карата болочок билим берүү адистеринин көз караштарынын өзгөрүүсүн шарттайт. Ошону менен катар аталган көрүнүштөр жана өзгөрүүлөр билим берүү тармагына байланыштуу илимий - теориялык окууларды, практикалык иш - аракеттерди кайрадан илимий - аналитикалык электен өткөрүүнү талап кылуу менен жаңы илимий көз караштардын пайда болушуна ылайык модернизациялоо талабын коет.

Билим берүүнү модернизациялоо бир катар этаптар боюнча жүрөт (1 - таблица).

**1 - таблица. Модернизацияны изилдөөнүн негизги жагдайлары**

	<b>Жагдайлар</b>	<b>Маңызы</b>
1	Модернизация – кубулуш	Модернизация глобалдык (объективдүү) көрүнүш катары. Модернизация – бул адамзаттын өнүгүүсүнүн дүйнөлүк деңгээли, ошондой эле глобалдык деңгээлге жетүү жана аны менен теңтайлашуу процесси.
2	Модернизация – өзгөрүү	Модернизация – бул цивилизациянын өзгөрүшү. Модернизация – бул адамзаттын цивилизациясынын терең трансформациясы, ал салттан заманбапка өтүүнү, ошондой эле адамзаттын ар тараптуу өнүгүүсүн жана айлана-чөйрөнү туура коргоону камтыйт
3	Модернизация – өнүгүүнүн этаптары	Баштапкы модернизация – агрардык коомдон индустриалдык коомго өтүү. Экинчи модернизация индустриалдык коомдон билим коомуна өтүү.

Кыргызстандын билим берүүсүн модернизациялоо процесси ааламдашуу доорунда эки багытта: предметтик жана процессуалдык нукта жүрүүдө. Кыргызстанда билим берүүнү модернизациялоонун дагы бир себептеринин бири, өлкө ичиндеги билим берүүнүн деңгээли, башка алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөгү билим берүү жаатындагы жетишкендиктер менен дал келбегендиги болуп саналат. Билим берүүдөгү азыркы заманбап илимий модернизациялоонун негизги талаптары кеңири көрүнүштөрдү камтыйт. Мисалы, бул процесс жаңы проект менен салынган мектеп, окутуунун алдынкы формаларын жана методдорун ишке ашырууну, электрондук окуу китептердин кириши, аларды өз алдынча пайдаланууга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү жарата турган окуу имараттарын салуу ж.б.

Ал эми, биология предметинин мазунуна кайрыла турган болсок, Н.М. Верзилин (1983), Б.Д. Комиссаров (1991), Л.Н. Харченко (2015) аныктамалары боюнча **биологиялык билим берүү** бул – жандуу жаратылыш жөнүндө, аны сактоо, сарамжалдуу пайдалануу, жаратуу боюнча белгилүү көз карашта, активдүү позицияда болуучу окуучуларга зарыл билим, билгичтиктерине жана практикалык көндүмдөрүнө дал келген биологиялык билимдердин системасын калыптандырууга багытталган психологиялык - педагогикалык процесс деп сыпатталат.

Билим берүүгө болгон жаңы жагдайлардан улам биологиялык билим берүүнү реформалоо төмөнкү постулаттардын контекстинде жүргүзүлөт:

1. *Биология – бул илим.* Объективдүү реалдуулуктун атайын бир бөлүгүн изилдейт. Материалдык дүйнөнүн жана анын практикалык пайдалуулугун арттыра турган коомдук мамилелерге көз каранды болгон, топтолгон билимдердин, түшүнүктөрдүн, категориялардын, теориялардын, гипотезалардын жана методдордун системасын бириктирип турат.

2. *Бардык эле илимдер сыяктуу биология илиминин өзүнүн өнүгүү тарыхы бар.* Биологиянын буга чейинки жана учурдагы жетишкендиктери адамдын тарыхый, предметтик, теориялык - таанып билүүчүлүк ишмердүүлүгү болуп саналат. Бирок илим эч качан толук изилденип бүтпөйт. Ар бир жаңы муундун алдында ага чейинки изилдөөлөргө таянып, жаңы маселелер жаралып турат.

3. *Бардык эле илимдер сыяктуу биология илими – коомдук кубулуш* болуп саналат. Биология илими коомдун кайсы бир баскычында адамдардын турмуштук зарылчылыгынан пайда болгон жана адамдардын илимий көз караштарынын калыптанышына, өндүргүч күчтөрдүн өнүгүшүнө, биологиялык изилдөөлөрдү пайдалануунун мүнөзүнө карай коомго таасирин тийгизип келген.

4. *Биология – бул маданий кубулуш, же анын бир түзүмү катары* да каралат. Анткени, биология табигый жана коомдук илимдердин катарында этикалык, эстетикалык нормалар жана идеалдары менен айыл чарба, айлана чөйрөнү коргоо, ден соолукту чыңдоо ж.б. маселелерди чечет. Адамдын коомдо жашап кетиши жана өнүгүүсү биосферанын өзгөчөлүгүнө, тиричиликтин уникалдуулугуна, жашоо жөнүндө жакшы сезимдеринин жаралуусуна негизделет.

Ал эми бүгүнкү күнү мектептик биологиялык билим берүүгө учурдун талабына ылайык төмөнкүдөй милдеттер коюлган:

- Жердеги бардык жашоонун баалуулугун түшүнүү үчүн тирүү жаратылыштын түзүлүштүк - функционалдык, генетикалык негиздерин, жандуу жаратылыштын бардык дүйнөсүнүн организмдеринин көбөйүшүн жана өнүгүшүн, экосистемалардын, биологиялык ар түрдүүлүктүн, эволюциянын негиздери жөнүндөгү билимдердин системасын өздөштүрүү;

- экологиялык этика нормаларын жана эрежелерин, мектеп окуучуларына экологиялык тарбиянын негизи катары жандуу жаратылышка жоопкерчиликтүү мамиле кылууну калыптандыруу;

- генетикалык сабаттуулукту калыптандыруу – сергек жашоо образынын негизи катары адамдын психикалык, физикалык жана моралдык ден - соолугун сактоо;

- окуучулардын инсандыгын өнүктүрүү, биологиялык билимди практикада колдонууга, медицина, айыл чарба, биотехнология, айлана-чөйрөнү сарамжалдуу пайдалануу жана жаратылышты коргоо жаатындагы практикалык иш - чараларга катышууга умтулуу.

Предметтин мазмунун окутуп үйрөтүү чындыкты таанып билүү багытына ылайык ишмердүүлүк мамилеге багыт алуу болуп саналат. Акыркы ондогон жылдар бою мектептик биологиялык билим берүү процесси маал - маалы менен оңдоолор киргизилип турган типтүү окуу пландары жана программалары аркылуу жүргүзүлүп келген. Мында экстенсивдүү жагдай жаралып, жалпы предметтик окутуу күч алган. Окутууда жергиликтүү артыкчылыктар, окуучулардын өз алдынча билим алуусуна, чыгармачылык ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүгө толук кандуу шарттар каралган эмес.

Дидакттар И.Б. Бекбоев, Л.Я. Зорина, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, В.С. Леднев, Э.М. Мамбетакунов, А.В. Хуторской ж.б., биологиялык билим берүүнүн мазмунун изилдеген окумуштуулар Н. Д. Андреева (2023), Е.Н. Арбузова (2015), И. Д. Зверев (1985), Л. И. Никишов (2020), И. Н. Пономарева (2012), М. С. Субанова (2008), С. В. Суматохин (2002), И. Т. Суравегина (1997), В.В. Пасечник (2011), Д.И.Трайтак (2022), Л.Н. Сухорукова (2017), А.В Теремов (2021) ж.б. эмгектери изилдөөбүздө жалпы орто билим берүүнүн мазмунун түзүүнүн методологиялык теориялык негиздери болуп саналат.

Билимди модернизациялоо эң алды менен “билим берүүнүн мазмуну” түшүнүгүн ачыктоону талап кылат. **Биологиялык билим берүүнүн мазмуну** – бул окуучунун биологиялык илимий маданиятын түзгөн инсандык өнүгүүсүн камсыз кылуучу, келечектеги ишмердүүлүгүнүн мазмундук моделин түзгөн ички бүтүндүүлүккө ээ болгон, өз ара байланыштуу концептуалдык бирдиктүү элементтердин системасы. Мындай аныктама биологиялык билим берүүнүн мазмунун модернизациялоого арналган биздин изилдөөбүздүн негизги концепциясына жана алдыңкы идеясына дал келет.

Ал эми заманбап биологиялык билим берүүнүн милдеттерине төмөнкүлөр дагы кирет:

- Биологиялык билим берүүдө мектеп окуучуларынын иш - аракетинин төмөнкү түрлөрүнүн болушу шарт: окуу китеби менен иштөө; табигый объектилер менен иштөө (эксперимент, байкоо); экран көрсөтмөлөрү менен

иштөө, окутуунун техникалык каражаттары менен иштөө; баарлашууга, талаш-тартышка, семинарга катышуу жана жаратылыштык айлана - чөйрөнү изилдөө жана коргоо боюнча окуучулардын төмөнкүдөй иш - аракеттери дагы каралат: таанып билүүчү, баалуулукту баалоочу, өзгөртүп түзүүчү жана баарлашуучу.

- Окуучулардын жаратылыштын сулуулугун сезүүсү – андагы түстөрдү, үндөрдү, жыттарды жана анын айрым объектилеринин кооздугун жалпылап кабылдоодон турарын жана бул сезим биология предмети аркылуу калыптанып, өнүгүшү мүмкүн экендигин белгилейт. Бул жерде трансформациялоо – бул практикалык иш - аракет, мектеп окуучуларынын жаратылышты сактоого жана өркүндөтүүгө жигердүү катышуусу, ошондой эле табигат менен баарлашууда окуучулардын аракеттери жана ишмердүүлүктөрүнүн максатка ылайыктуулугу болуп саналат.

Билим берүүнү модернизациялоонун азыркы этабында билим берүү процессине заманбап технологияларды киргизүүнүн жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу жана окутуунун заманбап методдорунун бири – интегративдик окутуу методун киргизүү зарылчылыгы келип чыккан. Билим берүүнү өнүктүрүү практикасында мектепте ар түрдүү предметтерди окутууга комплекстүү мамиле кылуу маселеси көтөрүлдү. Акыркы кабыл алынган жалпы билим берүүнүн мектептик стандартында (2022 ж.) балага жөн эле билим берүү аздык кылат, балага табияттын бардык көрүнүштөрүн, кубулуштарын бүтүн берип, андан жаңы билимди таап, жаңы продукция чыгарууга үйрөтүү керектиги белгиленген. Бул милдетти ишке ашыруу үчүн дисциплиналардын интеграциясы жардамга келет. Акыркы мезгилде табигый илимдерди интеграциялап окутуунун бири катары STEM билим берүү технологиялары билим берүү процессинде кеңири орун алууда жана бул STEM технологиясы деп аталат. STEM билим берүү технологиясынын негизин инженердик ойлоп табуучулуктун ыкмасы түзөт, дагы балдарды бир сабактын чегинде чектебестен, комплекстүү ой жүгүртүүгө үйрөтөт. Бул билим берүүнүн өзгөчөлүгү болуп технология жаатындагы билимди колдонуу менен окуу процессин түзүү болуп саналат.

**Экинчи глава “Негизги мектепте биологиялык билим берүүнү модернизациялоону изилдөөнүн материалдары жана методдору”** деп аталып, анда изилдөөнүн үчүнчү милдетинин чечилиши, илимий изилдөөнүн методологиясы, материалдары жана методдорун ачып көрсөтүү менен учурдагы абалга ылайык биологиялык билим берүүдө предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү өнүктүрүүнүн модели, илимий методикалык жолдору жана педагогикалык шарттарын аныктоо жолдору көрсөтүлдү.

Биздин изилдөөбүздө методологиялык – теориялык жана практикалык иштерди уюштуруунун жана түзүүнүн принциптеринин жана ыкмаларынын системасы жана билимдин мазмунун модернизациялоо жолдорун изилдөөдөгү методологиялык жагдайлар катары *инсанга багытталган парадигмалык көз караш, гуманисттик жана демократиялык көрүнүштөр, компетенттүүлүк, ишмердүүлүк, синергетикалык, этнопедагогикалык, технологиялык парадигмаларга* таяндык.

Эгер ишмердүүлүк түшүнүгүнүн маңызына кайрыла турган болсок, төмөнкүлөрдү байкоого болот. **Ишмердүүлүк** - кеңири маанисинде адамдын

дүйнөгө болгон көз карашын; адамдын жаратылышты өзгөртө турган чыгармачылык менен коштолгон процесси, адам ошол иш - аракеттин субъектиси, ал эми өздөштүргөн кубулуштарды – өзүнүн иш - аракетинин объектисине айлантат турган конкреттүү жол. Окуу процессинин курамындагы ишмердүүлүк окуу ишмердүүлүгү болуп саналат. Ал эми, **окуу ишмердүүлүгү** – окуучулар жаңы билимдерди жана билгичтиктерди өздөштүрүүгө жана турмуштук түшүнүктөрүн, чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн байытууга багытталган процесс. Бул процессте адам өзүн өзү өнүктүрүү максатында натыйжалуу аракетке келет. Субъектинин аракети аркылуу окуу процессинде окуучунун психикалык касиеттеринин калыптанышы (көңүл буруу, эске тутуу, ой-жүгүртүү ж.б.) ишке ашат. Бул жердеги кыймылдаткыч күч болуп окуу маселесин чечүү, окуу иш-аракетинин сырткы структурасынын (мотивдештирүү, окуу тапшырмасы, проблемалык кырдаал түрүндөгү окуу маселеси, көзөмөлдөө жана өзүн өзү көзөмөлдөө, баалоо жана өзүн өзү баалоо) негизги компоненти болуп эсептелет.

Илимий изилдөөнүн логикасы **“предметтик ишмердүүлүк”** түшүнүгүн изилдөөнү талап кылды. Психологиялык - педагогикалык адабияттарды изилдөө жана өздүк тажрыйбаларды анализдөө ишмердүүлүктүн негизги мүнөздөмөлөрү болгон – предметтүүлүк, мотивдүүлүк, максатка багыттуулук, түзүлүштүүлүк – биологиянын мектептик курсунун конкреттүү мазмунунун чегинде толукталат жана **“предметтик ишмердүүлүк”** түшүнүгүнө өз алдынчалуулукту берип турарын көрсөттү. Билим берүү айдыңындагы **предметтик ишмердүүлүк** – бул мектеп окуучусунун инсандык жана предметтик өсүш динамикасын чагылдырган бири - бирине тыгыз байланышкан компоненттердин бирдиктүү системасы болуп саналат. Ал биология предметин окутуунун мотив жана предметтик - биологиялык билгичтиктеринин тыгыз байланышкан ачык подсистемаларынан турат. Себеби, инсандын өнүгүшү анын мотивациялык чөйрөсүнүн өнүгүшү менен тыгыз байланыштуу.

Биологиянын мектептик курсунда предметтик ишмердүүлүк окуучулардын жаратылыш менен болгон субъекттик бардык байланыш механизмдеринде чагылдырылып, мектеп окуучусунун инсандыгынын калыптанышына жалпы эле окуу процессинин интегралдык мүнөздөмөсү жана натыйжасы катары чыгышы керек. Ушуга байланыштуу биологияны окутуудагы интенсивдүү педагогикалык системаны түзүүдө адам жана жаратылыш мамилесиндеги мектеп окуучусунун мүмкүн болгон бардык ишмердүүлүк ыкмалары колдонулду. Мындан биологиянын мектептик курсунун ишмердүүлүк потенциалынын байыгандыгын көрө алдык.

Жогорудагы предметтик ишмердүүлүк, компетенттүүлүк методологияларына таянуу менен изилдөөбүздө **“предметтик компетенттүү ишмердүүлүк”** түшүнүгүнө төмөндөгүдөй аныктама берилди. **Предметтик компетенттүү ишмердүүлүк** – бул мектеп окуучусунун предметтик билимине негизделген таанып-билүүчүлүк, изилдөөчүлүк, аткаруучулук билгичтиктерди өздөштүрүүгө жана аларды ар кандай шарттарда колдоно билүүгө багытталган жөндөмдүүлүктөрдүн, көндүмдөрдүн, бирдиктүү иш - аракеттердин системасы.

“Окуу ишмердүүлүк” жана “предметтик компетенттүү ишмердүүлүк” түшүнүктөрүнүн айырмасы эмнеде экенин карап көрөлү. Эгерде окуу ишмердүүлүк процесси жалпы ички механизмге ээ болуп, психологиялык жөнгө салынып турса, предметтик компетенттүү ишмердүүлүктө окуучулук инсанга педагогикалык таасир этүү мектептик предметтик окутуу аркылуу ишке ашат дагы, алган билим, билгичтик, көндүмдөрүн андан ары тереңдетип изилдөөгө жана ал зарыл болсо күнүмдүк жашоосунда пайдаланууга шарт түзөт. Предметтин мазмуну, программасы, каражаттары, талаптык ченемдери ж.б. мектеп окуучусунун инсандык өнүгүшүнө, анын ички дүйнөсүнө чоң таасир тийгизип, предметтик компетенттүү ишмердүүлүктүн өнүгүшүнө стимул берет. Мындай ишмердүүлүктө окуучунун төмөнкү инсандык сапаттары ар тараптуу өнүгөт: эсте тутуусу, байкагычтыгы, таанып билүүгө кызыгуусунун туруктуулугу, өз алдынчалуулук, чыгармачылык жөндөмдүүлүк жана практикалык иш - аракеттерди аткаруу ийкемдүүлүгү.

Белгиленген парадигмалык жагдайлар учурдагы биологиялык билимдин ар бир адамдын жаратылышка, коомго, өзүнө өзү мамиле кылуу маданиятын калыптандыруунун илимий-методологиялык өбөлгөлөрүнүн өзөгүн түзөт жана окуучулар тарабынан табияттын биологиялык мыйзам ченемдүүлүктөрүн өздөштүрүп, аны өзүнүн ар тараптуу өнүгүүсүнө пайдаланууда негизги баалуулук катары кызмат кылат.

Изилдөө процессинде салттуу принциптер менен катар биологиянын билим берүү мазмунун иштеп чыгууда **төмөнкүдөй атайын принциптерге** дагы таяндык: *окулуп жаткан предметтин мазмунунун функционалдык толуктуулук принциби, улануучулук, тарыхый, себеп, вариативдүүлүк жана ылайыктуулук, окутуунун жашоо, турмуш менен байланышы, кыргыз элинин табигый таалим-тарбия тажрыйбасына таянуу, экологиялаштыруу, билимдин практикалык натыйжасын арттыруу үчүн интегративдүүлүккө таянуу* ж.б. Ушул принциптерге таянып окуучуларда системалуу ой жүгүртүүсү, дүйнөнү таануунун бүтүндөй илимий алкагы калыптанат.

Изилдөөнүн объектисине жана предметине байланыштуу биология предметинин мазмунун жана окутуу технологияларын модернизациялоо жолдорун изилдөөдө, алардын стратегиялык багыттарын, илимий - практикалык иштердин натыйжалуулугун аныктоодо заманбап теориялык жана эмпирикалык методдорго дагы таяндык. *Теориялык методдор:* анализ, синтез, салыштыруу ж.б. изилдөөбүздүн предметинин бүгүнкү күндөгү теориялык абалын, методологиялык негиздерин, изилдөөнүн жалпы стратегиясын аныктоодо колдонулду.

*Эмпирикалык методдор:* сурамжылоо, байкоо, аңгемелешүү, анкета алуу, тестирлөө, салыштыруу, конкреттүү кырдаалды анализдөө, мугалимдердин, методисттердин тажрыйбасын изилдөө, талдоо, талкуулоо жана педагогикалык эксперименттин түрлөрү, математикалык статистикалык методдор ж.б. изилдөөбүздүн практикалык абалын, билимдин мазмунун, билим берүү технологияларынын натыйжалуулугун текшерүүдө жана калыптандыруучу эксперименттин максат, милдеттерин, мазмунун аныктоодо кеңири колдонулду.

Негизги мектепте биологиялык билим берүүнү предметтик жана процессуалдык жактан модернизациялоо процесси төрт этапты камтыды: абалды аныктоочу, изденүүчү, калыптандыруучу, текшерүүчү. Биологиялык билим берүүнүн абалды аныктоочу этабында анкеталык сурамжылоо, байкоо, аңгемелешүү, маектешүү, интервью ж.б. методдор колдонулду. Эксперименталдык иштин биринчи милдетине ылайык жалпы билим берүүчү мектептердин окуучуларына, биология мугалимдерине жана биология профилинде билим алып жаткан ЖОЖдун студенттерине абалды аныктоо максатында анкеталык сурамжылоо жүргүзүлдү.

**Изденүүчү этапта** төмөнкүлөр ишке ашырылды:

- мектеп окуучуларынын предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн калыптандыруу моделин түзүү;
- мектеп окуучуларынын биология курсу боюнча биологиялык предметтик компетенттүү ишмердүүлүктүн типологиясын (когнитивдик, өзгөртүүчү, баалуулукка багытталган, коммуникативдик) иштеп чыгуу;
- предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү калыптандыруу үчүн сабактардын таяныч системаларын бөлүп кароо;
- таанып билүүгө, жаратылышты өзгөртүүгө аны менен баарлашууга, баалоого үйрөнүүгө багытталган окуучулар үчүн тапшырмалардын комплексин иштеп чыгуу;
- педагогикалык эксперименттин дидактикалык методологиялык шарттарын аныктоо;
- натыйжалуу методологиялык ыкмаларды жана каражаттарды эмпирикалык издөө;
- биология сабагында мектеп окуучуларынын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө салым кошуучу натыйжалуу ыкма жана каражаттарды изилдөө;
- эксперименталдык окутуунун натыйжалуулугунун критерийлерин жана көрсөткүчтөрүн аныктоо.

**Калыптандыруучу этапта** окуучулардын негизги компетенттүүлүгү катары билим алуу жөндөмү (же универсалдуу окуу иш - аракеттери), мында баалоо критерийлери жеке универсалдуу иш-аракеттер: окуучунун ички абалы, өзүн өзү сыйлоо, окууга болгон мотивациялык иш-аракеттери; предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрү, инсандык сапаттарын өнүктүрүүгө багытталган иш - аракеттери; окуучуларды окутуунун технологиялары, методдору жана ыкмалары изилденди. Компетенттүүлүккө негизделген окутууну уюштуруунун технологияларын, методдорун жана ыкмаларын тандоо процесси: байкоо жүргүзүү, эксперттик баалоо, концептуалдык сүрөттөө, салыштырмалуу мүнөздөмөлөр, окутуу (жумушчу) убактысын сүрөттөө методдору менен коштолду. Окуучулардын “билим алуу жөндөмүнө” негизделген, негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрүн сабак учурунда жана андан тышкаркы формаларында диагностоо методдору: педагогикалык тестирилөө, психологиялык тестирилөө, анкетирлөө, сурамжылоолор, баарлашуу,



байкоо жүргүзүү, маектешүү, рефлексия, окуу нормативдик документтерди талдоо ж.б. пайдаланылды.

Диагностикалык көзөмөлдүн түрлөрү: учурдагы текшерүү, тематикалык текшерүү, жыйынтыктоочу текшерүү колдонулду. Ал эми **текшерүүчү этапта** математикалык статистикалык эсептөөлөр колдонулду.

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү мекемелеринен Google форма аркылуу 820 окуучуну, 310 биология мугалимдерин, болочок биология мугалимдери б.а. ЖОЖдо (С.Нааматов ат. НМУ, И.Арабаев ат. КМУ, Ж.Баласагын ат. КУУ) биология профилинде окуган 96 студентти **камтыган констатациялык эксперименттеги** анкеталык сурамжылоонун анализи төмөндөгүдөй болду: окуучулардын 51%ы англис тилине жана информатика сабагына кызыгышаары, алган билимдерин күнүмдүк жашоосунда толук колдоно алышпай тургандыгы, биология предметин өздөштүрүү келечектеги максаттарынын ишке ашуусуна жол ачат деген ишенимдери бар экени белгилүү болду. Биология мугалимдеринин 45,3%ы вариативдүү окутуу натыйжалуу болот деп эсептешет; Мугалимдердин 26%ы азыркы программа кайра каралууга тийиш деп жооп беришет; Мугалимдердин 41%ы жаңы муундагы окуу китептери керек деп эсептешет жана 50,5%ы сабакка даярданууда кошумча методикалык материалдарды айрым гана учурларда колдонушат; Мугалимдердин 17,1%ы кыргыз тилинде методикалык материалдар жок экендигин белгилешти. Ал эми, студенттер жана мугалимдер заманбап дидактикалык талаптарга жооп берген жаңы окуу китептерине, ошондой эле заманбап лабораториялык жана практикалык иштер үчүн окуу куралдарына жана жабдууларга муктаж. Мындан биология сабагында окуучуларга, мугалимге дагы биология саатынын аздыгы жана белгилүү бир методикалык шарттардын жоктугу биологиялык билимди өздөштүрүүгө өз таасирин тийгизээрин дагы бир жолу тастыктады. Ал эми, биология мугалимдери предметтин мазмуну, окуу китептери, окутуу технологияларын жаңыртууну суранышканы, аталган предмет боюнча кыргыз тилинде методикалык колдонмолор, электрондук ресурстар абдан аз экендиги белгиленип, муктаж экендиктери аныкталды.

Ал эми, болочок биология мугалимдери б.а. ЖОЖдо биология профилинде окуган студенттерге жүргүзүлгөн анкетанын анализи биология мугалими адистигин бардык эле студенттер өз каалоосу менен тандабагандыгы, көпчүлүк студенттер бул кесипти аркалаш үчүн ЖОЖдо алган билими (теория) жетишсиз экени ал үчүн практика чоң роль ойной турганын белгилешип, өз билимдерине ишене алышпай тургандыктарын көргөзүштү. Дагы башка курстардан окууну көздөшө тургандыктары ЖОЖдо педагогикалык практиканын ролун жогорулатып методикалык жактан күчтөндүрүү керек экендигин кабарлайт.

Жогорудагы айтылгандарга жетишүүгө тышкы жагдай катары педагогикалык шарттарды окутуу процессинин жүрүшүндө олуттуу таасир этет деп түшүнөбүз. Маселенин педагогикалык аспектиси заманбап окутуу технологияларын изилдөөнүн жана өз алдынча билим берүүнүн каражаты катары колдонуунун эң маанилүү максаттарын ишке ашырууга эң ыңгайлуу шарттарды аныктоо зарылчылыгынан келип чыгат. Педагогикалык шарттар – педагогикалык процесстин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган

чаралардын жыйындысы. Окуучу өз алдынча билим алууга, татыктуу чечимдерди кабыл алууга жана кабыл алууга үйрөнүүсү үчүн педагогикалык процесс инсандын өзүн-өзү өнүктүрүү процессине (өзүн-өзү тарбиялоо, өз алдынча билим алуу) милдеттүү түрдө өтүүсүн камсыз кылууга тийиш. Дал ушул өз ара аракеттенүү окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруунун натыйжалуулугуна таасирин тийгизет.

Мындай иш - аракеттерди ишке ашыруу үчүн окуучуларда төмөнкү билгичтиктерди калыптандыруу керек: интеллектуалдык, баалоочу, практикалык, эмгектик, жүрүм - турумдук. Буларды калыптандыруу маселелерин чечүү белгилүү бир педагогикалык шарттарды ишке ашырууну талап кылат. Изилдөөдө жогоруда айтылгандар ийгиликтүү калыптанышы үчүн окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары менен окутуунун алдыга коюлган милдеттеринин өз ара байланышы төмөнкү 1 - сүрөттө көрсөтүлгөн.



**1 – сүрөт. Окутуунун милдеттеринин окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары менен болгон өз ара байланышы**

Мындай педагогикалык шарттарга таянуу Ата мекендик орто жана жогорку окуу жайларда болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн негизги жолдорун: диверсификация, билим берүүнү гумандаштыруу, стандартташтыруу, көп вариативдүүлүк, көп деңгээлдүүлүк, фундаменталдаштыруу, маалыматташтыруу, жекечелештирүү, дифференциация, орто жана кесиптик билим берүү мазмунун интеграциялоо, үзгүлтүксүздүктү камсыздоого мүмкүнчүлүк ачат. Бул айтылгандардан биология эмпирикалык абалдан теориялык деңгээлге чыгат да, ал өзүнчө концептуалдык системаны түзүп, фундаменталдык дисциплиналар келип чыккандыктан (молекулалык биология, цитология, генетика ж.б.) жана бир бүтүндүүлүк принцибинин негизинде окуу материалынын да теориялык деңгээлин көтөрүүгө туура келет.

Изилдөөнүн максатына жараша жогорудагы педагогикалык шарттарды ачып берүүнү ылайык көрдүк. **Биринчи** педагогикалык шартка ылайык биз белгилеген төрт предметтик ишмердүүлүккө токтоло кетели. Мектептик биологиянын ишмердүүлүк потенциалын күчөтүү үчүн биз окуучулардын өздүк предметтик иш - аракеттеринин төрт тибин тандап алдык. Алар төмөнкүлөр: 1. *Таанып билүүчүлүк предметтик компетенттүү ишмердүүлүк*; 2. *Өзгөртүп кайра жаратуучу предметтик компетенттүү ишмердүүлүк*; 3. *Окуучулардын өнүгүүсүндө баалуулукка багытталган предметтик компетенттүү ишмердүүлүк*; 4. *Мектеп окуучуларынын коммуникативдик предметтик компетенттүү ишмердүүлүгү*. Изилдөөнүн логикасы булардын ар бирине кененирээк токтолууну талап кылат. *Таанып билүүчүлүк предметтик компетенттүү ишмердүүлүктө* - биологияны окутуу процесси социалдык маанисине байланыштуу эң көп кырдуу жана окуучулардын ар түрдүү муктаждыктарын жана кызыкчылыктарын канааттандыруу жана адам өзү жаратылыштын бир бөлүгү катары жаратылыш объекттери жана кубулуштары, мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндө билим алуу. Демек, когнитивдик активдүүлүк мектеп окуучуларынын биологияны окутуудагы инсандык өнүгүүсүнүн бардык тармактарын камтыйт. Биз биология курсунда окуучулардын таанып билүүчүлүк предметтик ишмердүүлүгүнүн мектеп программасына жана негизги компетенттүүлүктөргө ылайык келишине жана окуучулардын даярдыгынын деңгээлине коюлган талаптарга басым жасадык.

*Өзгөртүп кайра жаратуучу предметтик компетенттүү ишмердүүлүк* таанып билүүчүлүк ишмердүүлүк менен кошо эксперименталдык биологияны окутууда өнүгүп жүрүп отурат. Өзгөртүп кайра жаратуучу предметтик ишмердүүлүк «эмгек, практикадан дагы кенен түшүнүккө ээ, анткени ал адамдын ишмердүүлүгүнүн бардык формаларын камтыйт реалдуу же идеалдуу, мурда болбогон нерсеге өзгөртүү ишке ашырылышы мүмкүн». Демек, өзгөртүп кайра жаратуучу предметтик - компетенттүү ишмердүүлүк табияттагы кубулуштардын өзгөрүүсү орун алган жаратылыштын өз ара аракеттенүүсүнүн сфераларын кучагына камтыйт. Мунун өзгөчө мааниси бар анткени, экологиялык кырдаалдын курч проблемаларын чечүүгө окуучулар дагы катышууга мүмкүнчүлүк алышат. Бирок, табият өзүн өзү жетиштүү жөнгө салуучу касиетке дагы ээ экендигин баса белгилей кетүү керек.

Окуучулардын өнүгүүсүндө баалуулукка багытталган предметтик компетенттүү ишмердүүлүк объективдүү ишмердүүлүктүн жалпы системасында чоң мааниге ээ. Бул ишмердүүлүктүн өзгөчөлүгү - иш-аракеттин бул түрүндө мамилелер объект менен субъекттин ортосундагы, башкача айтканда, баалуулуктар жөнүндө объективдүү жана субъективдүү маалыматтарды бергендигинде. Мындай ишмердүүлүктө окуучулар баалоонун субъекттери катары чыгышат табигый объектилерди, кубулуштарды, ошондой эле ар түрдүү формалардагы жаратылыштын көркөм өнүгүшүн (сүрөт, адабият, музыка ж. б.) баалай билүүгө үйрөнүшөт. Бул ишмердүүлүк аркылуу мектеп окуучуларынын биология сабагында дүйнөгө гуманисттик көз карашын калыптандыруу ишке ашырылат деп эсептейбиз. Инсандык сапаттарга бардык тирүү жандыктар үчүн жоопкерчилик, жаратылышты эң негизги баалуулук катары түшүнүп жашоо, биологиялык ар түрдүүлүктүн маанилүүлүгүн түшүнүү, сулуулук жана жаратылыш объекттеринин уникалдуулугу ж.б. кирет.

*Мектеп окуучуларынын коммуникативдик предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүнүн* биология сабагын окутууда чоң мааниси бар. Биологиялык жактан сабаттуу болуп, жаратылыштын ар кандай кырдаалдарын алдын ала болжолдоо ыкмаларына ээ болуу менен окуучу жалпы адамзаттын дөөлөтү катары жаратылыш менен баарлашат. Мына ушул иш - аракеттин мүнөздүү өзгөчөлүктөрү, биздин изилдөөбүздө эске алынган. Окуучулардын табият менен өз ара баарлашуу, аракеттенүүлөрүнөн алынган маалыматтар, жаңы билимдер, сезимдер, эмоциялар алардын сезимин өнүктүрөт, жеке потенциалын кеңейтет, эмоционалдык сезимдик чөйрөсүн байытат. Коммуникативдик реалдуулуктун бардык чөйрөлөрүн максималдуу түрдө бириктирип, биологияны эксперименталдык окутууда, биз төмөнкү барлашуу түрлөрүн камтыдык: окуучулардын жаратылыш жөнүндө башка адамдар менен баарлашуусу (курдаштары, мугалим, ата-эне ж.б.); окуучулардын жаратылыш объекттери менен түздөн түз баарлашуусу; табигый чөйрөдө окуучунун өзү менен өзү баарлашуусу (аутокоммуникация).

Предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү калыптандыруунун ***“биологиялык билимдин башка табигый илимдер менен байланышта болуусу менен бирге доминанттуулугун эске алуу”*** деген экинчи шарттын маңызы азыркы учурда социалдык талап катары жаш муундардын биологиялык сабаттуулугун жогорулатуу зарыл болуп жаткандыгынан келип чыкты. Айрыкча COVID – 19 вирусунан чыккан пандемиядан кийин бүгүнкү күндө биологиялык сабаттуулук социалдык зарылдык болуп калды. Анткени, биологиялык билим берүү аркылуу төмөнкүлөргө жетишүүгө болот: Жердеги бардык жашоонун баалуулугун түшүнүү менен жандуу жаратылыштын бардык дүйнөсүнүн организмдеринин көбөйүшүн жана өнүгүшүн, экосистемалардын, биологиялык ар түрдүүлүктүн, эволюциянын негиздери жөнүндөгү билимдердин системасын өздөштүрүү; экологиялык этика нормаларын жана эрежелерин, мектеп окуучуларына экологиялык тарбиянын негизи катары жандуу жаратылышка жоопкерчиликтүү мамиле кылууну калыптандыруу; генетикалык сабаттуулукту калыптандыруу – сергек жашоо образынын негизи катары адамдын психикалык, физикалык жана моралдык ден - соолугун, гигиеналык - санитардык нормаларды

сактоо жана туура тамактанууну ишке ашыруу; адамдын инсандыгын өнүктүрүү, биологиялык билимди практикада колдонууга, медицина, айыл чарба, биотехнология, айлана - чөйрөнү сарамжалдуу пайдалануу жана жаратылышты коргоо жаатындагы практикалык иш - чараларга катышууга умтулуу. Бул айтылгандардын бардыгы адамдарда болсо гана анын аң - сезими, акылы, жасаган жакшы иштери жалпы адамзаттын жыргалчылыкта узак жашоосун, өсүп өнүгүүсүн камсыз кылат. Мындай аргумент менен биология илиминин доминанттуулугуна артыкчылык берүүгө болот.

• Предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү калыптандыруунун **үчүнчү** шарты болуп, **“биологиялык билимдердин инварианттык ядросунун сакталуусу”** саналат. Биология предметинин логикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүнүн жана системалык түшүнүктөрдүн негизин түзгөн окуу предмети катары мазмундук минимуму предметтик стандартта аныкталган. Мазмундук минимум - бул бардык орто мектептер үчүн биологиялык билим берүүнүн милдеттүү компоненти болуп эсептелет. Ушул мазмундук минимум туруктуу **инварианттык өзөк** болуп саналат. Мектепте окутулган биология сабагына кирген бардык түшүнүктөр системасы жана анын иш - аракетинин базистик инвариантына дал келүүсү керек. Анткени, биологиянын ар бир курсунда (“Өсүмдүктөр, козу карындар жана эңилчектер”, “Жаныбарлар”, “Адам жана анын ден-соолугу”, “Тиричиликтин негиздери”) морфологиялык, экологиялык, системалык, филогенетикалык, цитологиялык, эмбриологиялык, генетикалык, ошондой эле агрономиялык, санитардык түшүнүктөр камтылган. Мисалы, “Адам жана анын ден-соолугу” курсунун анатомиялык, физиологиялык түшүнүктөрү бар жана алар жөнөкөй, татаал, атайын же жалпы биологиялык болуп бөлүнөт. Ар бир түшүнүк уламдан улам татаалдашып жүрүп отурат. Бир элементтен турган алгачкы, жөнөкөй түшүнүктөр менен уланып татаал түзүлүшкө өтөт ж.б.

• Предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү калыптандыруунун **төртүнчү** шарты болуп **“Биологиялык билим берүүнүн мазмунундагы илимий билимдин бардык элементтери (фактылар, түшүнүктөр, теориялар, мыйзамдар ж.б.) окуучулардын ой жүгүртүүсүндө үзгүлтүксүз кыймылда болуусу”** саналат. Биологиялык билим берүүдө **илимий фактылар, түшүнүктөр, илимий теориялар, илимий мыйзамдар** ж.б. боюнча диссертациянын 3.1. параграфында кеңири айтылат.

Аталган педагогикалык шарттын негизинде калыптанган баштапкы жалпы биологиялык түшүнүктөр төмөнкүдөй кызмат аткарышты:

1. Биологиялык билим берүүдөгү минималдык милдеттүү мазмундун инвариантынын төрт багытында баштапкы орунду ээледі.

2. Окуучунун табигый жаратылышына, таанып билүү талабына таасир этип чыгармачылык маселелердин аткарылышына алып келди.

Натыйжада, теориялык билим жана анын негизинде – калыптанган мазмундуу ой жүгүртүү (В.В. Давыдов боюнча) объектини кубулушту түшүнүү жолу же ыкмасы болуп эсептелип, өзү кабыл алган материалды өз алдынча колдонууга мүмкүндүк берди. Ал акыл ойдун анализдөөчү функциясы болуу менен теориялык ой жүгүртүүдө изденүүчүлүктү пайда кылды. Жаратылыш өзү

бүтүн нерсе болуп, андагы процесстердин мыйзам ченемдүүлүгү да ошол бүтүндүүлүктү камсыз кылып жаткандыктан, окуу предметинин мазмуну, аны окутууга болгон системдүүлүк мамиле, объективдүү мыйзам ченемдүүлүккө туура келет. Анткени окутуу методдору жана ыкмалары дагы табигый байланыштарды ачууга жана ага негизделген билимди концентрациялоого багытталат. Улам кийинки бериле турган илимий түшүнүк мурунку берилген түшүнүккө негизделип жана аны тереңдетип, кеңейтип, жаңы фактылар менен толуктайт. Натыйжада билим улам жаңы баскычка көтөрүлүп, жаңы илимий биологиялык категорияны түшүнүү тиричиликтин уюшулган деңгээлдеринин ортосундагы байланыштарды ачууга алып келет.

• **Биологиялык билимдин мазмунун элдик таалим - тарбия тажрыйбалары менен айкалыштыруу**” аттуу **бешинчи** педагогикалык шарттын маңызы адам кылымдар бою өзү табияттын бир бөлүгү катары анын сырларын үйрөнүп, аны урпактарына өткөрүп берип келгендиги менен байланыштуу. Автор тарабынан иштелип чыккан “Биология” 7-класс “Жаныбарлар” курсу боюнча ОМКда элдик таалим - тарбия тажрыйбалары менен айкалыштыруунун мисалдары диссертациянын 4.1. параграфында баяндалды.

• Ал эми, предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү калыптандыруунун **алтынчы** шарты - **“Окуучулардын билим алууга мотивациясын жаратуу жана биология мугалимдеринин билимин өркүндөтүүнү эске алуу”** деп аталды. Мотивация мектеп окуучуларынын негизги компетенцияларын өзүнүн төмөнкү жеке компетенциялары менен толуктайт: “билүү үчүн окуу”, “жашоо үчүн окуу”, “бир нерсени жасай алуу үчүн окуу”, “бар болуу үчүн окуу”. Демек, мугалимдин биринчи кезектеги милдети – мектеп предмети аркылуу тарбиялык мотивдердин өз ара байланышын аныктоо, түшүнүү жана алардын оң өнүгүүсүнө шарт түзүү. Мындан тышкары, мотивациялык чөйрөнүн өзгөчөлүктөрүн билүү менен, окуучунун предметтик ишмердүүлүгүнүн өнүгүү өзгөчөлүктөрүн баалоого, иш - аракеттин мотивациялык компонентин эске алуу менен дисциплинаны үйрөтүүгө болот. Мотивдердин ишке ашырылышы мектеп окуучуларынын окуу процессинде максат коюп, аны негиздеп, ага жетүү жөндөмдүүлүгүнө жараша болот. Мугалим мектеп окуучуларын максат коюуга, максаттардын ырааттуу системасы аркылуу алардын мотивдерин ишке ашырууга үйрөтүшү керек. Мотивдер, адатта, жалпы окуу иш - аракеттерин мүнөздөсө, ал эми максаттар жеке окуу иш - аракеттерин мүнөздөйт. Окуучулардын билим алууга мотивациясын жаратуу үчүн биология мугалимдеринин билимин өркүндөтүүнү эске алдык, анткени, өзүнүн ишин мыкты билген психологиялык, педагогикалык, методикалык жактан күчтүү мугалим гана мыкты окуучуларды тарбиялап чыгараары белгилүү. Бирок, учурда дагы деле тилекке каршы биология мугалимдерине жана жогорку окуу жайында билим алып жаткан болочок биология мугалимдерин даярдоого арналган кыргыз тилинде жазылган эмгектер аз. Бул маселенин өтө тездик менен чечилишин бүгүнкү күн талап кылып турат.

**Үчүнчү глава “Негизги мектепте биологияны окутуунун мазмунун жана технологияларын жаңыртуунун педагогикалык каражаттары жана**

**аны ишке ашыруу жолдору”** деген аталышта берилип, мында изилдөөнүн төртүнчү милдетине ылайык биологиялык предметтик компетенттүү ишмердүүлүк жана интегративдик жагдайларга негизделген окуу - методикалык комплекстерин түзүү – биологияны окутууну модернизациялоонун негизги каражаты катары, предметтик ишмердүүлүктөрүн калыптандырууну мотивациялоо жолдору, мектептик биологиялык билим берүүнүн жаңыланган мазмунду окутуу боюнча технологияларын өркүндөтүү ишке ашырылды.

Учурда окутуу процессинде окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн калыптандыруу үчүн окуу методикалык комплекстердин (ОМК) пайда болушу абдан натыйжалуу. ОМК – бул Мамлекеттик билим берүү стандартында коюлган натыйжаларга жетишүү үчүн конкреттүү бир окуу курсунун түзүлүшү, мазмуну концепциялык бирдикте иштелип чыккан оптималдуу колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кагаздагы же электрондук окуу басылмалардын системасы. Ошондуктан биз түзгөн ОМКнын элементтери бири - бирин толуктап жана дидактикалык жактан бири-бирин бекемдеп күчтөндүрүп турат. Изилдөө ишибиздин милдеттерине ылайык “Биологиянын” жаңы предметтик стандартына (2022) негизделип 7-класстар үчүн “Жаныбарлар”, 8-класстар үчүн “Адам жана анын ден-соолугу” курстарынын окуу китептери, мугалимдер үчүн окуу методикалык колдонмолору, окуучулар үчүн иш дептерлери (кыргыз жана орус тилдеринде) иштелип чыкты.

Жаңыдан иштелип чыккан ОМКда биологиялык билимдер “жашыл экономиканы” куруу үчүн зарыл болгон туруктуу өнүгүүнүн принциптерин сактоого, ресурстарды үнөмдөөчү жүрүм - турумду ишке ашырууга, “жашыл көндүмдөрдү” өздөштүрүүгө, ошондой эле, жеке жана жамааттык деңгээлде климаттын өзгөрүшү менен байланышкан коркунучтарды азайтуу, терс кесепеттерди минималдаштыруу үчүн иштин экологиялык таасирин баалоо боюнча чараларды түзүүгө мүмкүндүк бере турган маалыматтар, маселе, тапшырмалар менен коштолуп төрт предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү жана мотивациялык чөйрө түзүүгө багытталат. Ошондой эле, окуучуларды сынчыл, продуктивдүү жана чыгармачылык изилдөөчү иштерге жетелейт.

Мектептик биологиялык билим берүүнүн мазмуну төмөнкү окуу таанып билүүчүлүк жана окуу практикалык милдеттердин жыйындысы болуп саналат. Предметтик компетенттүү ишмердүүлүктө *инсандык окуу аракеттерине арналган тапшырмалар (окуучулардын инсандык, кесиптик, жашоодо өзүн өзү жүзөөгө ашыруусуна багытталып, нравалык - этикалык, баалуулук маңыздык ориентацияны камсыз кылат жана окууну реалдуу жашоо кырдаалдары менен байланыштырат):*

1. Кант диабетти чоңдор ал гана эмес балдар арасындагы олуттуу оору. Силер кандай ойлойсунар, бул оорунун өнүгүшүнө алып келе турган кайсы факторлорду билүү пайдалуу. Кант диабетти оорусунун профилактикалык чараларын аныктагыла.

2. Көз жана көрүү адамдын жашоосунда баа жеткис роль ойнойт. Азыркы учурда адамдардын көрүү аппаратына абдан чоң күч келүүдө. Ал эволюция процессинде балким программаланган эмес. Көрүүнүн бузулуусун алдын алуу чараларын атагыла. Көрүү кандай себептерден улам бузулат? Смартфон

колдонууда, компьютер менен иштөөдө кандай көрүү гигиенасын сунуш кыласынар?

Предметтик компетенттүү ишмердүүлүктө *коммуникативдик окуу аракеттерин өнүктүрүүгө арналган тапшырмалар (группада, топтордо бирге окуу маселелерди чечүүдө ролдорду бөлүштүрүү, кызматташуу, баарлашуу, бири-бирин жана өзүн сыйлоого үйрөтөт)* :

1. Окуу китебиңердеги “Кызыктуу маалымат”, “Кошумча маалымат” рубрикаларын башка окуучулар менен бирдикте талкуулагыла. Интернет - булактардан, кошумча адабияттардан ал рубрикадагы маалыматты толуктагыла.

2. Жүрүм – турум эрежелериндеги терс көрүнүштөргө багытталган элдик акылман сөздөрдү, макал – лакаптарды ж.б. жазгыла. Алардын ар бирине түшүндүмө даярдагыла.

Предметтик компетенттүү ишмердүүлүктө *регулятивдик окуу аракеттерин өнүктүрүүгө арналган тапшырмалар (окуучулардын максатка багыттуулук, пландоо, прогноздоо, текшерүү, баалоо жана өзүн жөнгө салуу окуу ишмердүүлүктөрүн уюштурууну камсыз кылат)* :

1. Өзүнөрдүн күнүмдүк азыктанууңардын рационун эсептеп чыккыла. Эгер күнүнө 4 маал тамак: эртең менен – 25%, түшкү тамак – 35%, түштөн кийин – 15%, кечки – 25% түзсө. Сутка ичиндеги ичилген азыктар 2,5 – 3 кг-дан ашпашы керек.

2. Дүкөндөрдөгү азык түлүктөрдүн таңгагынын сыртында жазылган маалыматтардан ага мүнөздөмө бергиле. Максаты: азык түлүктөрдүн сапатына көңүл бурууга үйрөтүү.

Мектеп программасынын алкагында негизги жана предметтик компетенцияларды калыптандыруу үчүн мугалимге курал керек. Окуучуларды компетенттүүлүккө үйрөтүү үчүн мугалимдер компетенттүү болушу зарыл. Билимин өркүндөтүү курсуна келген биолог мугалимдер менен бул багытта дагы иштер аткарылды, алар компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалардын кандай түзүлөөрүн үйрөнүштү. Биолог мугалимдерди окутуу төмөнкүлөрдү камтыды. Мындай тренингден билимин өркүндөтүү курсуна келген (2018-2024 ж.ж.) 500гө жакын мугалим өттү. Предметтик компетенттүү ишмердүүлүккө багытталган тапшырмалар гана окуучуларда негизги жана предметтик компетенцияларды өнүктүрүүгө жардам берет. Окутууну ишмердүүлүк формасында уюштурууну системага айлантуу, окуучуларда негизги жана предметтик компетенцияларды калыптандыруунун негизги жолу болуп саналат. Предметтик компетенттүү ишмердүүлүккө багытталган тапшырмаларды сабактын ар түрдүү этаптарында колдонууга болот. Мисалы: өтүлгөн теманы кайталоодо, жаңы теманы өтүүдө, сабакты бышыктоодо, жалпылоо сабагында ж.б.

Төмөндө предметтик компетенттүү ишмердүүлүккө багытталган тапшырманын мисалы келтирилди. **Стимул.** Окуучулар жайында токойго экскурсияга чыгышты. Алар топ ойноп жатканда, күтүлбөгөн жерден топ чытырман өскөн бадалдын арасына түшүп кетет. Марат бадалдын арасына кирип топту алып чыкты. Марат топ менен бадалдан чыккандан кийин анын кийимине



желе жабышып кыйынчылык менен тазалоого туура келди. Окуучуларда төмөндөгүдөй суроо пайда болду: Желе деген эмне? Аны жөргөмүштөр эмне үчүн токуйт? Эмне үчүн ал жабышчаак? Анын курамы кандай болду экен?

**Тапшырманы формулировкалоо:** 1. Желе деген эмне? 2. Эмне үчүн жөргөмүштөр желе токушат? 3. Желенин курамы эмнеден турат? 4. Жөргөмүштөр кантип желе токушат?

**Маалыматтык булактар** (методикалык камсыздоо түрүндө). 1. Окуу китебинин текстин окуу - Биология. 7-класс. Жаныбарлар (автору Сатыбекова М.А., Кадырова Б.К. жана башка.). Тема: “Курт - кумурскалардын түзүлүшү жана жашоо тиричилиги”, 88-92-бет.

2. Интернет-ресурс: <https://uofa.ru/vidy-pautiny-u-paukov-zagadki-pautiny-chtotakoe-pautina/>

3. Төмөнкү таблицаны толтургула.

**2 – таблица. Тапшырма аткаруунун формасы**

<b>Суроолор</b>	<b>Жооптор</b>
Желе деген эмне?	Аныктама бергиле.
Эмне үчүн жөргөмүштөр желе токушат?	Ар түрдүү булактардан маалыматтарды издөө.
Желенин курамы эмнеден турат?	Алдыңкы технологияларды колдонуу менен маалыматты өздөштүрүү.
Жөргөмүштөр кантип желе токушат?	Алган маалыматты мисалдар менен бекемдейт. Жөргөмүштүн желеси менен сүрөтүн тартат же презентация даярдайт.


**Текшерүү инструментарийлери:**

1. Аныктаманы толук жазуу – 3 балл; 2. Ар кандай булактардан маалымат издеп, аларды талдай алуу – 4 балл; 3. Мисалдарды жазуу, сүрөтүн тартуу, презентация даярдоо – 5 балл. *Бардыгы - 12 упай.*

Калыптандыруучу эксперименттин натыйжасында биологияны окутуу процессинде предметтик компетенцияларды калыптандырууга багытталган ушул сыяктуу компетенттүүлүккө багытталган тапшырмаларды иштеп чыгып ар бир сабакта пайдаландык.

Окутуунун натыйжасы - предметтик ишмердүүлүктүн мотивдерине дал келе турган ар түрдүү денгээлдеги предметтик – предметтик – биологиялык билимдерди колдонуу көндүмдөрү жана окуучулардын инсандык өнүгүү белгилеринин калыптануусу саналат.

## Биологияны окутууда окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн калыптандыруу модели



**2 - сүрөт. Биологияны окутууда окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн калыптандыруу модели**

Изилдөөбүздө калыптандыруучу модель түзүүдө төмөнкү милдеттер ишке ашырылды:

1) жаратылыштын глобалдык модели катары дүйнөнүн табигый-илимий сүрөттөлүшү жөнүндө билимдерди калыптандыруу;

2) дисциплиналык идеялардын маңызы жана заманбап жаратылыш таануу концепцияларынын түшүнүгүн калыптандыруу;

3) дүйнөнүн биологиялык картинасын табият таануунун илимий негиздерине, гумандуулук, ишмердүүлүк, синергетикалык жана компетентүүлүк парадигмаларга таянып калыптандыруу;

4) окуучуларды, студенттерди биология боюнча метапредметтик жана предметтик компетентүүлүктөрүн калыптандыруу үчүн универсалдык окутуу иш-аракеттерин калыптандыруу.

Предметтик компетентүүлүктөрдү, предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү калыптандырууну жана биологияны окутуу технологияларын ийгиликтүү өркүндөтүүнүн концептуалдык негизи нормативдик жана теориялык – методикалык бөлүктөрдөн турат. Нормативдик бөлүктө жалпы билим берүүчү уюмдар үчүн негизги ченемдик документтердин системасы каралды. Ошондой эле, ушул негизги окуу ченемдик документтердин негизинде иштелип чыккан “Биология” предметинин курстары боюнча жаңыланган окуу программасы окуу китептеринин, окуу методикалык колдонмолордун, көрсөтмөлөрдүн илимий мазмунун аныктайт жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн төмөнкү талаптарды ишке ашырууга көмөк берет: ар бир биология сабагы натыйжага б.а. окуучулардын предметтик компетентүүлүктөрүн, универсалдуу окуу иш - аракеттерин калыптандырууга багытталат; биологиялык билим, билгичтиктерге дал келген предметтик ишмердүүлүктүн негизинде предметтик компетентүүлүктү калыптандырууга багытталган биологиянын мазмуну жана методикасы, технологиясы бири-бирине шайкеш келет.

**Төртүнчү глава “Негизги мектепте биологиялык билим берүүнү модернизациялоонун педагогикалык шарттарын ишке ашыруу боюнча эксперименталдык иштер жана алардын натыйжалары”** деп аталып, анда изилдөөнүн бешинчи милдетин ишке ашырууну, биологияны окутууда предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү жана универсалдык окуу аракеттерин өнүктүрүү боюнча жүргүзүлгөн педагогикалык эксперименттер, биология сабагында окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн калыптандыруунун педагогикалык шарттарынын экспериментте ишке ашырылышы, биологияны окутуунун мазмунун жана технологияларын модернизациялоо боюнча педагогикалык эксперименттин натыйжалуулугун текшерүүнүн жыйынтыктары чагылдырылып, аны практикага киргизүү боюнча сунуштар иштелип чыкты. 2021-2022 окуу жылында Базистик окуу планында “Биология” 7 - класс “Жаныбарлар” курсу 1 сааттын ордуна 2 саат болуп өзгөртүлгөндүгүнө байланыштуу, жаңыланган мазмун анализденди. Педагогикалык экспериментти жүргүзүүнүн ырааттуулугу иштелип чыкты жана төмөнкү этаптар камтылды: педагогикалык эксперименттин жүргүзүү этаптарынын иштелип чыгышы; констатациялык экспериментти жүргүзүү;

изденүүчү жана калыптандыруучу эксперименттерди өткөрүү; натыйжаларды текшерүү.

Экспериментатор орто мектептин мугалимдерине 2 жыл (2020 - 2021 жана 2021 – 2022 -окуу жылдары) удаасы менен 7-класстар үчүн “Жаныбарлар”, 8-класстар үчүн “Адам жана анын ден-соолугу”, 9-класстар үчүн “Тиричиликтин жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрү” курстарынын окуу китептери, мугалимдер үчүн окуу методикалык колдонмолору, окуучулар үчүн иш дептерлери боюнча сабактар өтүлдү. Ар бир жарым жылдыкта (бардыгы 4 жолу) текшерүүчү жана эксперименталдык класстарда (ошол тандап алуу боюнча) предметтик көндүмдөрдүн калыптануу деңгээлдерин аныктап туруу тапшырмасы берилди. Мугалимдерге бул жаңылык болду. Биз изилдөөбүздө биологиянын мектептик курсунун мазмунун *предметтик компетенттүү ишмердүүлүктүн төрт түрү боюнча өнүктүрүүнү алдыга койдук: таанып билүүчүлүк, өзгөртүп кайра жаратуучу, баалуулукка багыттоочу, коммуникативдик*. Окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн мындай типтерге бөлүү мугалим менен окуучулардын ишмердүүлүктөрүнүн өз ара аракеттенүүлөрүн, мектеп окуучуларынын предметти өздөштүрүүсүнүн натыйжалуулугун, окуучулардын жеке инсандык жактан өсүү динамикасына таянып жүргүзүлдү.

Предметтик компетенттүү ишмердүүлүктүн төрт түрүнө таянуу менен калыптандыруучу эксперименттин төмөндөгүдөй милдеттери ишке ашырылды:

1) биологияны окутууда предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү киргизүү мектеп окуучуларында өнүктүрө турган билгичтиктер жана көндүмдөр аныкталды;

2) мектептик биология курстарынын ортосундагы үзгүлтүксүздүктү камсыз кылуу аркылуу негизги мектепте биология сабагында предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү натыйжалуу уюштуруу аркылуу предметтик жана инсандык өнүгүүсү белгиленди;

3) окуучуларда метапредметтик жана предметтик компетенттүүлүктөрүн комплекстүү өнүктүрүү үчүн окуучуларда предметтик мотивацияны калыптандыруу;

4) негизги мектепте биологиянын төрт мазмундук өзөгүнүн бардык окуу курстары менен болгон синтездик байланышын түзүү менен, мектеп окуучуларынын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн бир бүтүндүккө жана жалпыланган мүнөздөгү педагогикалык системасын моделдөө;

5) окуу иш - аракетти ишмердүүлүккө багыттоонун шарты - бул окуу маселесинин проблемалык кырдаал түзүүдөн башталышы анализденди.

Калыптандыруучу экспериментке Бишкек шаарынын №49, Кочкор районунун О. Айбашев, Өзгөн районунун М.Нурбаев жана Т.Ташматов атындагы орто мектептеринин биология мугалимдери жана окуучулары, жалпысынан 930 (480 контролдук, 450 эксперименталдык класста) 6-7-8-9-класстын окуучулары катышты.

Окуу процесси мектеп окуучуларынын көп кырдуу, инсандык тажрыйбасынын чөйрөсүнө айланышы керек деп эсептөө менен, биологияны

окутууда окуучулардын предметтик жана инсандык өсүүсү төмөнкүлөргө ылайык аныкталат деп эсептейбиз:

- окуучу адам менен жаратылыштын өз ара аракеттешүүсү жөнүндө эмнени, кандайча билет?

- кайсы объектилер, табигый кубулуштар, жаратылышка карата адамдын иш - аракеттери кандайча бааланууга тийиш?

- адамдын жаратылыш менен болгон мамилесинде эмнени, кандайча реалдуу же идеалдуу өзгөртө алат?

- окуучу табият менен кантип байланыша алат?

Ошондой эле, окутуунун натыйжасы катары окуучулардын билимин текшерүү дагы ишке ашырылды. Натыйжада, мектеп окуучуларынын биологияны окутуудагы предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүнө табият объектилерин таанып билүү, өзгөртүп түзүү, баалоо жана аны менен байланышуу аркылуу “билүүгө үйрөнүү”, “бир нерсе жасаганды үйрөнүү”, “жашоого үйрөнүү”, “бар болууга үйрөнүү” негизги билим берүү компетенцияларына туура келет.

Эксперименттик методиканы сыноо үчүн мугалимдерди тандоодо биз иш тажрыйбасын (кеминде 5 жыл) эске алдык. Биология мугалимдери түздөн - түз өз ара байланышта болгон сабактарды жана класстан тышкаркы сабактарды өткөрүштү, текшерүү иштери (срез знаний) алынып турду, окуучулардын предметтик - биологиялык көндүмдөрүн өнүктүрүүнүн деңгээли жана предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүнүн мотивациясы аныкталды.

Изилдөөнүн эксперименталдык бөлүгү негизги мектепте биология предметин өздөштүрүү процессине узак мөөнөттүү туруктуу байкоолорду жүргүзүү; нормативдик жана укуктук - ченемдик документацияларды анализдөө; математикалык статистикалык методдор аркылуу эсептөө, аткаруунун сандык көрсөткүчтөрүн (предметтик-биологиялык көндүмдөрдүн өнүгүү деңгээлдери, предметтик компетенттүү ишмердүүлүктүн мотивдери, окуучулардын жетишкендиктеринин динамикасы) талдоо жана иштеп чыгуу; мугалимдер жана окуучулар менен баарлашуу; биология мугалимдеринин кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү курстарын өткөрүү менен коштолду.

Педагогикалык эксперименттин шартында окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүнүн мотивациясынын өнүгүү динамикасы эксперименттин этаптары боюнча салыштырылды. Экспериментке чейин жана эксперименттен кийин 6-7-8-9-класстын окуучуларынын текшерүүчү жана эксперименталдык класстардагы “Биология сабагында мектеп окуучуларынын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүнүн мотивдеринин өнүгүү деңгээлдерин изилдөө” боюнча тестирлөөнүн (диссертацияда б-тиркеме) жыйынтыктары 3 - таблицада берилди.

**3 - таблица. “Биология сабагында мектеп окуучуларынын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүнүн мотивдеринин өнүгүү деңгээлдерин изилдөө” боюнча тестирлөөнүн жыйынтыктарын эксперименттин этаптары боюнча салыштыруу**

Эксперименттин этаптары	Деңгээлдер					
	Жогорку		Ортонку		Төмөнкү	
	ЭК (%)	КК (%)	ЭК (%)	КК (%)	ЭК (%)	КК (%)
Абалды аныктоочу (320 окуучу)	19	19	32	33	49	48
Калыптандыруучу (300 окуучу)	40	23	52	38	8	39

3 – таблицадан көрүнүп тургандай “Биология сабагында мектеп окуучуларынын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүнүн мотивдеринин өнүгүү деңгээлдерин изилдөө” боюнча тестирлөөнүн жыйынтыктарын эксперименттин этаптары боюнча салыштырууда эксперименталдык класстарда абалды аныктоочу эксперименттегиге караганда жогорку деңгээл 2 эсеге өсүп, төмөнкү деңгээл 6 эсеге чейин азайган.

Ал эми, мектеп окуучуларынын биология сабагында предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн байкоо картасы эксперименталдык жана текшерүүчү топтордо иштеген мугалимдерге берилди (диссертацияда 7 - тиркеме). Алар 4 - таблицада берилгендей 5 баллдык даражада окуучулардын төрт типтеги предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн байкоо картасын толтуруп турушту.

**4 - таблица. Биология сабагында мектеп окуучуларынын предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн байкоо картасынын жыйынтыгы**

Класс тар	Окуучулардын саны	Предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөр	Экспериментке чейин КК					Эксперименттен кийин ЭК				
			Белгилердин баллдык даражасы									
			5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
6-класс	КК-143; ЭК-144	таанып билүү	15	24	41	33	30	42	48	23	19	9
		өзгөртүп жаратуучу	16	29	37	30	32	44	46	30	17	7
		баалуулукка багытталган	12	19	49	33	30	36	53	26	20	8
		коммуникативдик	19	28	54	30	12	33	60	28	15	7
7-класс	КК-132; ЭК-141	таанып билүү	17	26	49	28	23	36	44	40	13	10
		өзгөртүп жаратуучу	13	19	50	34	27	40	45	28	22	8
		баалуулукка багытталган	14	24	50	41	14	50	31	29	30	3
		коммуникативдик ишмердүүлүк	22	24	44	29	24	60	30	22	22	9

8-класс	КК-140; ЭК-139	таанып билүү	17	38	29	49	10	58	30	38	13	4
		өзгөртүп жаратуучу	21	23	66	24	9	66	40	22	9	2
		баалуулукка багытталган	33	65	22	11	12	57	70	10	5	1
		коммуникативдик	19	40	29	45	10	47	60	17	16	3
9-класс	КК-141; ЭК-140	таанып билүү	28	40	40	22	13	40	60	60	2	1
		өзгөртүп жаратуучу	17	28	45	39	14	44	60	34	3	2
		баалуулукка багытталган	11	29	40	44	19	39	50	50	3	1
		коммуникативдик	17	24	50	34	18	40	40	60	2	1

Биология сабагында мектеп окуучуларынын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүнүн байкоо картасынын жыйынтыгын карап көрсөк, экспериментке чейинки эң төмөнкү баллдык даража 8-класстын контролдук классында (9) байкалды. Эксперименттен кийин эң төмөнкү баллдык даража 8-9-класстын эксперименталдык класстарында (1), ал эми жогорку баллдык даража 8-класстын эксперименталык классында (66) болду. Демек, бул алгачкы көрсөткүчтөн 5,7 эсеге жогору дегендикти билдирди.

Биологиялык предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү өнүктүрүүнүн эффективдүүлүгү эки этапта аныкталды:

**I.** Биологиянын ар бир бөлүмүн изилдөөнүн аягында окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн алардын оперативдүү анализинин негизинде калыптануу даражаларын аныктоо;

**II.** Эксперименталдык шарттарда Пирсондун  $\chi^2$  “макулдук” критерийин колдонуу менен бул маанилердин өзгөрүүсүнүн кокустук эмес даражасын баалоо.

**I.** Эксперименталдык окутуунун жүрүшүндө биз окуучулар үчүн операциялардын комплекси менен 4 түрдүү компетенттүү ишмердүүлүктө аткара турган алгоритмди иштеп чыктык. 6-9-класстарда окуу жылынын башында жана аягында контролдук жана эксперименталдык класстарда текшерүү иштери (срез) алынды. Текшерүү иштердин тапшырмалары буларды камтыды.

**6-класс. 1-тапшырма.** Ысык-Көлдүн жээгинде жашаган 6-класстын окуучулары көлдү булгаган желим бөтөлкөлөр, желим баштыктар, сумка, оюнчуктардын тангактары экендигин жакшы билишет. Алар көлдү мындай желимдерден сактоо үчүн кандай чараларды көрүүсү керек?

а) Көл жээкке сууну желим бөтөлкөлөргө эмес, металл идиштерге алып келүү керек.

б) Таштанды баштыктарын жээктен алыс таштоо.

в) Көл жээкте аз убакыт өткөрүү керек.

г) Көл жээктеги желим таштандыларды чогултуп өткөрүү керек.

д) Көл жээктеги желим таштандыларды үстү жабык челектерге таштоо керек.

е) Көл жээкте желим оюнчуктар менен ойноого тыюу салуу керек.

**2-тапшырма.** Нитрат өсүмдүктөрдүн өсүшүн жана жашыл массасын камсыздайт. Жаратылышта топурактын курамында нитраттын саны аз эле болот. Эгер топуракта нитраттын саны көп болсо өсүмдүктүн тамыры аркылуу көтөрүлүп органдарына барып анын мөмөсүнүн тез жетилүүсүнө чоң таасир берет. Нитраттын топурактын курамында көп болуусуна төмөнкүлөрдүн кайсынысы себепчи болот?

- а) Топуракка азоттук жер семирткичти чачуудан.
- б) Топуракка органикалык жер семирткичти чачуудан.
- в) мелиорациялык иштерди туура эмес жүргүзүүдөн.
- г) Топурак кыртышына акиташ калдыктары кошулгандыктан.

**3-тапшырма.** Өсүмдүктөрдүн жок болушуна алып келүүчү адамдардын иш аракетине эки мисал келтиргиле. 1 \_\_\_\_\_; 2 \_\_\_\_\_.

**7-класс. 1-тапшырма.** Деңиздин жээгинде өскөн бийик пальманын жалбырактарынын колтугунда жаандын суулары топтолгон жеринде, ошол деңиздин түбүндө жашаган инфузориялар табылган. Инфузориялар бийик пальманын жалбырагына кантип барып калышкан? Жообуңарды далилдегиле.

**2-тапшырма.** Эгерде ачка бака салынган идишке өлгөн курт-кумурсканы берсе ал тийбейт. Эмне үчүн?

**3-тапшырма.** Жылан чаккан учурда эмне үчүн колдогу шакектерди чечүү талап кылынат?

**8-класс. 1-тапшырма.** Өспүрүм куракта невродун пайда болушуна салыштырмалуу көп шарттар бар. Эмне үчүн?

**2-тапшырма.** Адамдын организмде ар дайым аз өлчөмдө нитрат болот. Организмге нитраттар көп киргенде нитриттерге айланат дагы, канга кошулганда метгемоглобинемия (кычкылтектин жетишсиздигин) пайда кылып, А витаминин бузуп, калкан сымал бездин, жүрөктүн, нерв системасынын иштешин бузат. Организмдеги нитраттар жана нитриттер акырындык менен концерогендик заттарга айланат. Адам организмине нитраттар системалуу кирип турган болсо төмөнкү оорулардын кайсынысынын пайда болуу коркунучу жаралат?

- а) Рак оорусу; б) Бронхит; в) ВИЧ инфекция; г) Ковид.

**3-тапшырма.** Адамдын денесинин нормалдуу температурасы 36,6 градус Цельсий. Бир күнү Марат эртен менен ойгонуп дене табын ченесе 39,2 градус Цельсий экенин билди. Анын дене табынын жогору болушунун себебин жазгыла.

а) Ага вирус жуккан болушу мүмкүн; б) Мурда эле ооручу; в) Суук тийген болушу мүмкүн; г) Пневмония менен ооруп калды.

*Мындан тышкары 6-класста:* “Кыргызстандын карагайлуу токойлорунун пайдасы” деген темада долбоордук иш даярдоо. “Кыргызстанда өстүрүлүүчү дан өсүмдүктөр” боюнча изилдөөчүлүк иштерди жүргүзүү.

*7-класста:* “Медициналык сүлүк куртунун пайдасы” деген темада доклад даярдоо. “Сойлоп жүрүүчүлөр менин жашоомдо” деген темада эссе жазуу.




8-класс: “Эмне үчүн өздүк гигиена ден соолукту сактоо үчүн абдан керек?” аттуу темада эссе жазуу. “Өспүрүм курактын өзгөчөлүгү” аттуу изилдөөчүлүк иштерди жүргүзүү.

9-класс: “Тиричилик - бул белок молекулаларынын жашоо жолу” деген темада презентация даярдоо. “Планетанын жаныбарлар дүйнөсүн сактап калуу үчүн кандай коргоо иш – чараларын жүргүзүү керек?” аттуу изилдөөчүлүк иштерди жүргүзүү тапшырмалары берилди.


Бул экспериментке текшерүүчү класстардан 480 окуучу, эксперименталдык класстардын 450 окуучу катышты. Анын жыйынтыгы 5 - таблицанда берилди.

**5 - таблица. Мектеп окуучуларынын предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүнүн калыптануу даражалары**

Предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөр	Денгээлдер	Окуучулардын саны % менен							
		Текшерүүчү класстар				Эксперименталдык класстар			
		6 класс	7 класс	8 класс	9 класс	6 класс	7 класс	8 класс	9 класс
Таанып билүүчүлүк	Төмөнкү	20,2	15,2	17,1	10,5	19,0	14,0	10,4	7,3
	Ортонку	69,1	64,0	54,9	59,0	54,5	65,3	54,6	50,4
	Жогорку	10,7	20,8	28,0	30,5	26,5	20,7	35,0	42,3
Өзгөртүп түзүүчү	Төмөнкү	24,0	24,5	24,6	25,0	14,9	14,5	15,4	14,9
	Ортонку	69,6	67,3	65,4	61,5	70,1	74,2	76,6	77,0
	Жогорку	6,4	8,2	10,0	13,5	15,0	11,3	8,0	8,1
Баалуулукка багытталган	Төмөнкү	16,6	21,5	25,5	34,0	10,8	9,8	6,0	8,0
	Ортонку	66,0	59,5	65,0	34,5	62,0	62,2	64,5	61,8
	Жогорку	17,4	19,0	14,5	31,5	27,2	28,0	29,5	30,2
Коммуникативдик	Төмөнкү	15,0	17,0	17,5	18,0	14,0	10,1	8,5	2,2
	Ортонку	67,5	66,0	64,5	63,5	54,0	51,5	52,5	57,8
	Жогорку	17,5	17,0	18,0	18,5	32,0	38,4	39,0	40,0



**3 - сүрөт.** Текшерүүчү жана эксперименталдык класстарда таанып билүүчүлүк, өзгөртүп түзүүчү предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрдүн өнүгүү динамикасы.



**4 - сүрөт.** Текшерүүчү жана эксперименталдык класстарда баалуулукка багытталган, коммуникативдик предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрдүн өнүгүү динамикасы.

Жогорудагы үчүнчү жана төртүнчү сүрөттөрдөн көрүнүп тургандай, таанып билүүчүлүк, өзгөртүп түзүүчү, баалуулукка багытталган, коммуникативдик предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрдүн өнүгүү динамикасы эксперименталдык класстарда текшерүүчү класстарга караганда 6-класста таанып билүүчү предметтик компетенттүү ишмердүүлүктө төмөнкү деңгээлде 2 эсеге азайса, жогорку деңгээли 3,4 эсеге жогорулаган. Ал эми, өзгөртүп түзүүчү маселелер окуучуларга бир аз кыйынчылык жараткандыктан эксперименталдык 7-класстарда төмөнкү деңгээл 14,9 болсо, жогорку деңгээл 11,3 жана ортоңку деңгээлде окуучулар көбүрөөк болду. Баалуулукка багытталган предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөр 8-класстарда 4,2 ге чейин төмөнкү деңгээлде азайса, жогорку деңгээлде 2 эсеге жогорулаган. Коммуникативдик предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөр боюнча 9-класста төмөнкү деңгээл 8 эсе азайса жогорку деңгээл 2 эсеге чейин жогорулаган. Баалуулукка багытталган жана коммуникативдик предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөргө багытталган маселе тапшырмаларды окуучулар абдан кызыгуу жана ынтызарлык менен аткарышканы байкалды.

**II.** Биздин эксперименттин негиздүүлүгүн баалоо үчүн биология курсунда мектеп окуучуларынын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн өнүктүрүү методикасы, Пирсондун  $\chi^2$  “макулдук” критерийи тандалып алынган. Анда окуучулардын бир окуу жылында алган баалары боюнча эмпирикалык жана теоретикалык жыштыгы эсепке алынды. Бул критерийди колдонуу менен бир катар баалардын нормалдуу бөлүштүрүүнүн мыйзамына ылайык келүүсүн текшерүүнүн жол жобосу төмөнкүлөрдү белгилөөгө мүмкүндүк берди: биринчиден, мугалимдердин окуучулардын билимин жана көндүмдөрүн баалоосунун объективдүүлүгүн; экинчиден, биология курсунда окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн, методикалык ыкмаларынын жана каражаттарынын шайкештигинин даражасы. Төмөнкү формуланы колдонуу менен хи-квадрат статистикасы ( $\chi^2$ ) эсептелди:  $\chi^2 = \sum (\text{байкалуучу маанилик сан} - \text{күтүлгөн маанилик сан})^2 / \text{күтүлгөн маанилик сан}$ .

Бул жерде  $\sum$  таблицанын бардык маанилердин суммасын билдирет. Контролдук класста 2 балл үчүн:  $\chi^2_{2, (70 - 60,88)^2 / 60,88} \approx 1,49$  (эки ондук белгиге чейин тегеректелди). Ушундай эле жол менен ар бир таблица клеткасы үчүн  $\chi^2$  статистикасы эсептелди. Бул 6 – таблицада көргөзүлдү.

**6 – таблица. Текшерүүчү жана эксперименталдык класстарда окуучулардын алган баалары боюнча Пирсондун  $\chi^2$  мааниси**

Окуучулардын алган баалары	ТТ (198 окуучу)	ЭТ (200 окуучу)	Пирсондун $\chi^2$ мааниси
Канааттандырарлык эмес	70	30	1,49
Канааттандырарлык	80	40	1,70
Жакшы	60	80	1,78
Эң жакшы	45	50	1,30

Маанилүүлүк деңгээли мисалы,  $\alpha \leq 0,05$  жана хи-квадрат таблицасынан эркиндик даражасы баалоолордун саны 0,01 алынды. Натыйжадагы  $\chi^2$  маанисин критикалык маани менен салыштырдык. Пирсондун  $\chi^2$  мааниси бардык учурда

$p \leq 0,05$  жана  $\chi^2_{кр.} p \leq 0,01$  болду. Көрүнүп тургандай Пирсондун “макулдук” критерийинин маанилеринен кемиген жок, демек, бир катар белгилердин бөлүштүрүлүшү алардын мыйзамына туура келет деп айтууга негиз бар. Педагогикалык эксперименттин жыйынтыгын баалоочу критериалдык аппаратты аныктоо биздин изилдөөбүздүн негизги учуру болуп, бүтүндөй окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө биологияны окутуунун эксперименталдык шарттарынын максатка багытталган таасирин баалоого мүмкүндүк берди.

## КОРУТУНДУ

Коомдо жүрүп жаткан социалдык - экономикалык өзгөрүүлөр келечек муунду окутуу жана тарбиялоо боюнча жаңы милдеттерди коюп жатат, андыктан окутуунун максатын, билим берүүнүн мазмунун, окутуу технологияларын, билим алуудан келип чыккан натыйжалардын таасирдүүлүгүн түп тамырынан бери кайрадан карап чыгууну талап кылууда. Белгиленген талаптарга ылайык негизги мектепте биологиялык билим берүүнү модернизациялоо боюнча жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыктары төмөнкүлөрдү камтыйт.

**I.** Биологиялык билим берүүнүн илимий - теориялык негиздерин изилдөө учурдагы билим берүү теориясында жана практикасында жетишкен ийгиликтер менен катар кайрадан модернизациялоону талап кылган жагдайлардын бар экендигин көрсөттү. Биология предмети боюнча билим берүүнү модернизациялоонун негизги компоненти катары окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгү аныкталып, аны педагогикалык тажрыйбага киргизүү жолдору иштелип чыкты.

**II.** Изилдөөдө ишмердүүлүк, компетенттүүлүк методологияларына таянуу менен “предметтик компетенттүү ишмердүүлүк” түшүнүгүнө аныктама берилди. **Предметтик компетенттүү ишмердүүлүк** – бул мектеп окуучусунун предметтик билимине негизделген таанып-билүүчүлүк, изилдөөчүлүк, аткаруучулук билгичтиктерди өздөштүрүүгө жана аларды ар кандай шарттарда колдоно билүүгө багытталган жөндөмдүүлүктөрдүн, көндүмдөрдүн, бирдиктүү иш - аракеттердин системасы. Предметтик компетенттүү ишмердүүлүктүн ушул аныктамасынан изилдөөнүн натыйжасы катары окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүк системасы келип чыкты.

**III.** Биологиялык билим берүүнүн мазмунун жана технологияларын жаңылоонун комплекстүүлүккө, интегративдүүлүккө, компетенттүүлүккө, ишмердүүлүккө жана инсанга багытталгандыкка негизделген педагогикалык шарттары иштелип чыкты. Андай педагогикалык шарттарга төмөнкүлөр кирди: Окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн негизги милдет катары кароо; Биологиялык билимдин башка бардык табигый илимдер менен байланышта болуусу менен бирге доминанттуулугун эске алуу; Биологиялык билимдердин инварианттык яросунун сакталуусу; Биологиялык билим берүүнүн мазмунундагы илимий билимдин бардык элементтери (илимий фактылар, илимий түшүнүктөр, илимий мыйзамдар, илимий теориялар) окуучулардын ой жүгүртүүсүндө үзгүлтүксүз кыймылда болуусу; Биологиялык билимдин мазмунун элдик таалим - тарбия тажрыйбалары менен айкалышы;

Окуучулардын билим алууга мотивациясын жаратуу жана биология мугалимдеринин билимин өркүндөтүүнү эске алуу.

**IV.** Изилдөөнүн натыйжасында биология предмети боюнча билим берүүнүн мазмуну татаал биологиялык кубулуштар көп түрдүү жандуу организмдер, ар кыл формадагы түзүлүштөрдү жана алардын байланышын, жашоо - тиричиликтеги колдонуу мыйзамченемдүүлүктөрүн камтыган, системалуулукка, бүтүндүүлүккө негизделген теориялык жана практикалык билимдин жыйындысы экендиги жана анын мазмуну тастыкталды. Негизги мектепте биологиялык билим берүүнүн окутуу технологияларын өркүндөтүү аркылуу окуу мотивациясын жана окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн калыптандыруунун модели иштелип чыкты.

**V.** Натыйжада негизги мектепте биологиянын жаңыланган түзүлүшүнүн, мазмунунун окуучулардын универсалдык окуу аракеттерине жана предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүнө тийгизген оң таасири илимий – методикалык жактан негизделди жана негизги мектепте биологиянын жаңыланган мазмунун жана педагогикалык шарттарды тажрыйбага киргизүү педагогикалык эксперимент аркылуу текшерилип, алардын жыйынтыктарынын негизинде методикалык сунуштар иштелип чыкты. Педагогикалык эксперименттин натыйжалуулугун жана негизги мектепте биология предметин окутууда окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүнүн өнүккөндүгүн аныктоо үчүн Пирсондун  $\chi^2$  «макулдук» критерийи тандалып алынды. Пирсондун  $\chi^2$  мааниси бардык учурда  $p \leq 0,05$  жана  $\chi^2_{кр.} p \leq 0,01$  болду, б.а. Пирсондун “макулдук” критерийинин маанилеринен кемибегендиги эксперименттин гипотезасынын тууралыгын тастыктайт.

## **ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР**

Биологиялык билимдин мазмунун жаңылоо иретинде жана изилдөөнүн илимий натыйжаларын билим берүү практикасына киргизүү максатында төмөнкүлөр сунуш кылынат:

1. Негизги мектептин программасында биологиялык билим берүүнүн максаты жана натыйжасы катары окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн калыптандырууга басым жасоо.

2. Илимий методикалык колдонмолордо, окуу куралдарында окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүн калыптандырууга байланыштуу биологиялык тапшырмалардын, маселелердин иштелип чыгышы.

3. Окутуу процессинде окуучуларды предметтик компетенттүү ишмердүүлүккө тартууга мотивацияны жаратуу.

4. Биологиялык билим берүүнүн технологияларында окуучулардын сынчылдык, жаратуучулук, чыгармачылык ой тутумун, табиятка болгон аяр мамилесин калыптандырууга багытталган иш чараларды активдештирүү.

5. ЖОЖдо болочок биология мугалимдерин кесиптик жактан даярдоодо окуучулардын предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүнүн теориялык билимдер жана практикалык жолдорун үйрөтүүгө багытталган атайын курстарды киргизүү.

## Диссертациянын темасы боюнча жарыяланган эмгектердин тизмеси.

### Илимий макалалар:

1. **Сатыбекова, М.А.** Мектептик билим берүүгө компетенттик мамилени киргизүүнүн айрым маселелери [Текст] / М.А.Сатыбекова // Вестник КНУ им.Ж.Баласагына. - Бишкек, 2016. - 335-338 б.
2. **Сатыбекова, М.А.** Формирование личностных качеств и целостности восприятия учебного материала в обучении биологии [Текст] / М.А.Сатыбекова. // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб.ст.по материалам XLVIII междунар.заочной науч.-прак.конф. (48). - М., Изд-во «Интернаука», 2016.- №3. Часть 1.- 83-89 с.
3. **Сатыбекова, М.А.** Влияние некоторых закономерностей познания объектов живой природы на формирование системы научных понятий у учащихся [Текст] / М.Субанова, М.А.Сатыбекова // Научная дискуссия: Инновации в современном мире: сб.ст.по материалам XLVIII междунар. научно - прак. конф. - М., Изд. «Интернаука», 2016. - №4(47). - 62-69 с.
4. **Сатыбекова, М.А.** Конструктивное отношение к системе дидактических средств и модернизация учебного процесса [Текст]/М.А.Сатыбекова // Инновационные подходы в современной науке. Сб.ст.по материалам XXV международной науч.- прак. конф. – М., Изд. «интернаука», 2018. - №13 (25). - 206-213 с.
5. **Сатыбекова, М. А.** Пути реализации сочетания средств обучения в условиях комплексного их использования [Текст] / М.Субанова, М.А.Сатыбекова // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. Сб.ст.по материалам XIII международной науч.-прак. конф. -М., Изд. «интернаука», 2018. -№7 (13).С.126-134.
6. **Сатыбекова, М.А.** Биологиялык билим берүүнүн компетенттүүлүк негиздери [Текст] / М.А.Сатыбекова // Вестник КГПУ им. И. Арабаева, спец.вып. - Бишкек, 2019. - 105-108 б.
7. **Сатыбекова, М.А.** Формирование универсальных учебных действий у учащихся посредством современных педагогических технологий [Текст]/ М.А.Сатыбекова // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына. - Бишкек, 2021, - 95-98 с.
8. **Сатыбекова, М.А.** Биологиялык билим берүүнү модернизациялоонун азыркы мезгилдеги көйгөйлөрү [Текст] / М.А.Сатыбекова // Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. – Бишкек, 2020. №11. - 191-196 с.
9. **Сатыбекова, М.А.** Биологияны окутууда предметтик компетенттүүлүктөрдү окуучунун универсалдык окуу аракеттери менен бирге калыптандыруу маселелери [Текст] / М.А.Сатыбекова // КББА Кабарлары. –Бишкек. - 2021. 3 (55). - 72-79 б.
10. **Сатыбекова, М.А.** Training of Doctors of Philosophy in the Kyrgyz Republic in the Context of Modern Trends (статья) // *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 21(14). 12-19. CS (2021)
11. **Сатыбекова, М.А.** Мектептик биологиялык билим берүүнүн мазмунун жана окутуу методикасын жаңылоонун негиздери [Текст] / М.А.Сатыбекова // Международный научный журнал ALATOO ACADEMIC STUDIES. - Бишкек, 2022. - №2. - 116-123 б.
12. **Сатыбекова, М.А.** Билим берүү мекемелеринде биологиялык билим берүүнүн мазмунун жаңылоо маселелери [Текст] / М.А.Сатыбекова // Известия вузов Кыргызстана. - Бишкек, 2022. - №2. - 70-74 б.
13. **Сатыбекова, М.А.** Биологиялык билим берүүдөгү синергетикалык мамиле [Текст] / М.А.Сатыбекова // Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. – Бишкек, 2022. - №8. - 224 -225 с.
14. **Сатыбекова, М.А.** Предметтик ишмердүүлүк жана аны өнүктүрүүнүн

жолдору [Текст] / М.А.Сатыбекова // Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. – Бишкек, 2022. - №8. – 226 - 228 с.

15. **Сатыбекова, М.А.** Формирование предметной компетентности учащихся с использованием компетентностно-ориентированных задач [Текст] / М.А.Сатыбекова, Н.А.Асипова // Перспективы науки и образования. - 2023. - № 2 (62). С. - 351-370. CS (2023)

16. **Сатыбекова, М.А.** Жалпы билим берүүчү орто мектепте “Биология” 7 – класс “Жаныбарлар” бөлүмүн окутууга карата жаңыча мамилелер [Текст] / М.А.Сатыбекова//Международный научный журнал Наука. Образование. Техника. - Бишкек, 2023. -125-129 б.

17. **Сатыбекова, М.А.**Биология боюнча билим берүүдө интегративдүүлүк мүмкүнчүлүктөргө таянуу–аталган предметти модернизациялоонун негизги багыты катары [Текст] / М.А.Сатыбекова // БМУ Жарчысы.-Бишкек, 2023.- №2 (64).- 311-315 б.

18. **Сатыбекова, М.А.** Табигый-илимий жана математикалык предметтерди практикага багыттап окутуу - STEM билим берүүнү өнүктүрүүнүн негизи [Текст] / М.А.Сатыбекова // Эл агартуу. –Бишкек, 2023. №3. 14-18 б.

**окуу – методикалык куралдар, предметтик стандарт, окуу программалары:**

19. **Сатыбекова, М.А.** Биология 7-класс. Жаныбарлар. Окуу китеби. [Текст] / Сатыбекова М.А., Кадырова Б., Сатаева Ж.М. – Бишкек: Кутаалам, 2022.- 256 б.

20. **Сатыбекова, М.А.** Биология 7-класс. Жаныбарлар. Окуу-методикалык колдонмо. [Текст] / Сатыбекова М.А., Кадырова Б., Сатаева Ж.М. – Бишкек: Кутаалам, 2022. - 96 б.

21. **Сатыбекова, М.А.** Биология 7-класс. Жаныбарлар. Окуучулар үчүн иш дептерлери. [Текст] /Сатыбекова М.А., Кадырова Б. ж.б. – Бишкек: Кутаалам, 2022. -78 б.

22. **Сатыбекова, М.А.** Биология 8-класс. Адам жана анын ден соолугу. Окуу китеби. [Текст] / Давлетова Ч.С., Сатыбекова М.А.ж.б. – Бишкек: Кутаалам, 2022. -224 б.

23. **Сатыбекова, М.А.** Биология 8-класс. Адам жана анын ден соолугу. Окуу-методикалык колдонмо. [Текст] / Давлетова Ч.С., Сатыбекова М.А., Сатаева Ж.М., Казакова Н.О. – Бишкек: Кутаалам, 2022. – 128 б.

24. **Сатыбекова, М.А.** Биология 8-класс. Адам жана анын ден соолугу. Окуучулар үчүн иш дептерлери. [Текст] /Давлетова Ч.С., Сатыбекова М.А.ж.б.– Бишкек: Кутаалам, 2022. - 80 б.

25. **Сатыбекова, М.А.** КРнын билим берүү уюмдарында 6-11 класстар үчүн ”Биология” боюнча предметтик стандарт (укук.ченем.документ) -Бишкек, КР ББИМ. 2022. - 115 б.

26. **Сатыбекова, М.А.** КРнын билим берүү уюмдарында 6-11 класстар үчүн ”Биология” боюнча окуу программасы (укук.ченем.документ) -Бишкек, КР ББИМ. 2023. - 76 б.

**Сатыбекова Майрамкул Абдыкуловнанын “Негизги мектепте биологиялык билим берүүнү модернизациялоонун теориясы жана практикасы” деген темадагы 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (биология), 13.00.01 - жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиктери боюнча педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын РЕЗЮМЕСИ**

**Негизги сөздөр:** биологиялык билим берүү, модернизациялоо, билим берүү мазмуну, универсалдык окуу аракеттери, предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөр, окуу методикалык комплекс (ОМК), мотив, мотивация, модель, педагогикалык шарттар.

**Изилдөөнүн объектиси:** негизги мектепте биологиялык билим берүү системасы.

**Изилдөөнүн предмети:** негизги мектепте биологиялык билим берүүнү предметтик мазмундук жана процессуалдык жактан модернизациялоо.

**Изилдөөнүн максаты:** Негизги мектепте биологиялык билим берүүнү предметтик жана процессуалдык жактан заманбап талаптарга ылайык модернизациялоонун илимий-теориялык негиздерин аныктоо, окутуу технологияларын өркүндөтүүнүн педагогикалык шарттарын иштеп чыгуу жана аларды практикага киргизүү.

**Изилдөөнүн методдору:** теориялык: философиялык, педагогикалык, психологиялык жана методикалык адабияттарды талдоо; укуктук-ченемдик документтерди изилдеп үйрөнүү; эмпирикалык: байкоо, сурамжылоо, аңгемелешүү, анкеттештирүү, интервью; тестирилөө, педагогикалык эксперимент.

**Изилдөөнүн илимий жаңылыгы жана теориялык баалуулугу:**

1. Негизги мектепте биология предмети боюнча билим берүүнүн мазмуну предметтик компетенттүү ишмердүүлүктүн, биологияны окутуунун теориялык жана практикалык концепцияларынын негизинде каралуусу курстун мазмунун системалуулукка, бир бүтүндүүлүккө алып келди. Анын натыйжасында азыркы учурдагы биология предмети жалпы теориялык түшүнүүдөн башталып төрт мазмундук өзөккө карай окуу материалы илимий фактылар, илимий түшүнүктөр, илимий мыйзам ченемдүүлүктөр аркылуу концентрацияланды;

2. Негизги мектепте биологиялык билим берүү системасын модернизациялоонун тарыхый жана илимий - теориялык негиздери аныкталып, биологиялык билим берүүнүн теориядагы жана практикадагы абалы талданды, жетишилген ийгиликтер жана мүнөздүү кемчиликтер аныкталып, алардын пайда болуу себептери ачылып көрсөтүлдү;

3. Кыргыз Республикасында негизги мектепте биологиялык билим берүүнүн мазмунун жаңылоонун жана предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү өнүктүрүүнүн методдору жана педагогикалык шарттары иштелип чыкты;

4. Негизги мектепте биологиянын жаңыланган түзүлүшүнүн, мазмунунун окуучулардын универсалдык окуу аракеттерине жана предметтик компетенттүү ишмердүүлүгүнө тийгизген оң таасири илимий - методикалык жактан негизделди жана окуучулардын билим алуу мотивациясын, предметтик компетенттүү ишмердүүлүктү калыптандыруунун моделин жана шарттарын тажрыйбага киргизүү педагогикалык эксперимент аркылуу текшерилип, алардын жыйынтыктарынын негизинде методикалык сунуштар иштелип чыкты;

5. Окуучулардын универсалдык окуу аракеттерин жана предметтик компетенттүү ишмердүүлүктөрүн калыптандырууга арналган методикалык ыкмалар, каражаттар кыргыз элинин табигый таалим - тарбия тажрыйбасына таянуу менен иштелип чыкты жана алардын натыйжалуулугу экспериментте тастыкталды.

**Колдонуу чөйрөсү жана колдонуу боюнча сунуштар.** Изилдөөнүн алынган натыйжаларын негизги мектептин мугалимдери, мугалимдердин чеберчилигин жогорулатууда, болочок биология мугалимдерин даярдоодо илимий-теориялык негиздерин, практикалык жолдорун аныктоодо багыт берүүчү каражат катары колдонууга болот.



## РЕЗЮМЕ

**диссертации Сатыбековой Майрамкул Абдыкуловны на тему: «Теория и практика модернизации биологического образования в основной школе» на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальностям 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (биология), 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.**

**Ключевые слова:** биологическое образование, модернизация, содержание образования, универсальная учебная деятельность, предметно-компетентная деятельность, учебно-методический комплекс (УМК), мотив, мотивация, модель, педагогические условия.

**Объект исследования:** система биологического образования в основной школе.

**Предмет исследования:** процесс предметной и процессуальной модернизации биологического образования в основной школе.

**Цель исследования:** разработка научно-теоретических основ модернизации биологического образования в основной школе в соответствии с современными требованиями в предметном и процессуальном отношении и педагогических условий совершенствования технологий обучения.

**Методы исследования:** теоретические: анализ философской, педагогической, психологической и методической литературы, изучение нормативно-правовых документов; эмпирические: наблюдение, опрос, беседа, анкетирование, интервью, тестирование, педагогический эксперимент.

### **Полученные результаты и их новизна:**

1. Рассмотрение содержания образования по предмету биология в основной школе на основе предметно-компетентной деятельности, теоретических и практических концепций преподавания биологии привело к систематичности, целостности содержания курса. В результате учебный материал концентрировался на научных фактах, научных концепциях, научных закономерностях, начиная с общего теоретического понимания современного предмета биологии и заканчивая четырьмя содержательными ядрами;

2. Определены исторические и научно - теоретические основы модернизации системы биологического образования в основной школе, проанализировано состояние биологического образования в теории и практике, выявлены достигнутые успехи и характерные недостатки, выявлены причины их возникновения;

3. Разработаны методы и педагогические условия обновления содержания биологического образования и развития предметно-компетентной деятельности в основной школе Кыргызской Республики;

4. Научно - методически обосновано положительное влияние обновленной структуры, содержания биологии в основной школе на универсальную учебную деятельность и предметно-компетентную деятельность учащихся, а внедрение в практику учебной мотивации учащихся, модели и условий формирования предметно-компетентной деятельности проверено педагогическим экспериментом, по результатам которого разработаны методические рекомендации;

5. Методические приемы, средства, предназначенные для формирования универсальной учебной деятельности и предметно - компетентной деятельности учащихся, разработаны с опорой на естественный учебно-воспитательный опыт кыргызского народа, и их эффективность подтверждена экспериментом.

**Область применения и рекомендации по использованию.** Полученные результаты исследования могут быть использованы в качестве методического пособия учителями основной школы, в повышении квалификации учителей, в определении научно-теоретических основ и практических путей в подготовке будущих учителей биологии.

## SUMMARY

**for the dissertation research of Satybekova Mairamkul Abdykulovna on the topic: “Theory and practice of modernizing biological education in primary school” for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences in the specialty 13.00.02 - theory and methodology training and education (biology), 13.00.01 - general pedagogy, history of pedagogy and education.**

**Key words:** biological education, modernization, content of education, universal educational activity, subject-competent activity, educational and methodological complex (EMC), motive, motivation, model, pedagogical conditions.

**Object of study:** Biological education system in primary school.

**Subject of research:** the process of subject and procedural modernization of biological education in primary school.

**Purpose of the study:** to develop scientific and theoretical foundations for the modernization of biological education in primary schools in accordance with modern requirements in subject and procedural terms and pedagogical conditions for improving teaching technologies.

**Research methods:** theoretical: analysis of philosophical, pedagogical, psychological and methodical literature, study of legal documents; empirical: observation, survey, conversation, questioning, interview, testing, pedagogical experiment.

**The results obtained and their novelty:**

1. Consideration of the content of education on the subject of biology in primary school on the basis of subject-competent activities, theoretical and practical concepts of teaching biology has led to the systematic, integrity of the course content. As a result, the educational material concentrated on scientific facts, scientific concepts, and scientific patterns, starting with a general theoretical understanding of the modern subject of biology and ending with four substantial cores;

2. The historical and scientific - theoretical foundations of the modernization of the biological education system in primary school are determined, the state of biological education in theory and practice is analyzed, the successes achieved and characteristic shortcomings are revealed, the causes of their occurrence are revealed;

3. Methods and pedagogical conditions for updating the content of biological education and the development of subject-competent activities in the basic school of the Kyrgyz Republic have been developed;

4. The positive impact of the updated structure and content of biology in primary school on universal educational activities and subject-competent activities of students is scientifically and methodically justified, and the introduction into practice of educational motivation of students, models and conditions for the formation of subject-competent activities is verified by a pedagogical experiment, the results of which are methodological recommendations;

5. Methodological techniques and tools designed to form universal educational activities and subject-competent activities of students have been developed based on the natural educational experience of the Kyrgyz people, and their effectiveness has been confirmed by experiment.

**Scope of application and recommendations for use.** The obtained research results can be used as a methodological guide by primary school teachers, in improving the skills of teachers, in determining the scientific and theoretical foundations and practical ways to train future biology teachers. The results of the study make it possible to enrich the theoretical and practical content and the regulatory framework for the preparation of bachelors and masters in biology.

Формат 60x84 1/16  
Офсетная бумага. Шрифт «Times» объем 2,75 п.л.  
тираж 100 штук.

Отпечатано в типографии «Аракет-принт»